


~~Харг. 92  
б-20~~



050

# АТТАР



УДК 087.5

ББК 92

Б 20

Түзүүчү А. Орозова

Б 20    **Аттар:** Балдар энциклопедиясы/ Түз. А. Орозова; Котор. Ж. Жапиев; Кутаалам, 2017 – 48 б.: сур. кырг.

ISBN 978-9967-28-353-4

Адам менен жылкынын байланышы тээ байыркы мезгилдерге барып такалат. Кийин колго үй-рөтүлгөн жылкылардын көптөгөн жаңы түкүмдары пайда болуп, алар көлөмү, сымбаты, чыдамдуулугу, ылдамдыгы боюнча биринен бири айырмаланып турат.

Жылкыгы арналган көптөгөн искусство чыгармалары бар, өзгөчө, фольклордук-баатырдык чыгармаларда жылкынын ролу етө жогору бааланат. Жылкынын образын чагылдырган айкелдер тургузулган, анын касиетиң данктаған ырлар, дастандар, уламыштар жазылған. Кыргыз элинде: «Ат – адамдын канаты», – деген накыл кеп айтылат.

Бул китеңтепен окурмандар жылкынын келип чыгыш тарыхы жана азыркы кездеги дүйнөдөгү ар кандай түкүмдары жөнүндөгү маалыматтар менен тааныша алат.

Б 4802060000-17

ISBN 978-9967-28-353-4

УДК 087.5

ББК 92

© «Кутаалам» ЖЧК, 2017

# МАЗМУНУ

## КИРИШ СӨЗ 4

ЖЫЛҚЫЛАРДЫН ЖАРАЛЫШЫ 5

МУСТАНГ – ЖАПАЙЫ ЖЫЛКЫ 9

ЖЫЛҚЫЛАРДЫН СЫРТКЫ СЫМБАТЫ 11

ЖЫЛҚЫЛАРДЫН ӨҢҮ-ТҮСТӨРҮ 13

ЖЫЛҚЫЛАРДЫН НЕГИЗГИ ЖУРУШТӨРҮ 16

ЖЫЛҚЫЛАРДЫН КӨРҮҮСҮ 18

УГУУ, ЖЫТ БИЛҮҮ, ДААМ ЖАНА ТУЮУ СЕЗИМДЕРИ 19

ӨМҮРДҮН БАШТАЛЫШЫ 21

ҮЙҮРДӨГҮ ТУРМУШ 22

ЖЫЛҚЫНЫН БАШТАПКЫ КООМУ 23

ЖЫЛҚЫЛАРДЫН ПИКИР АЛЫШУУСУ 24

ЖЫЛКЫ ТУКУМДАРЫ 26

Монгол жылкысы .....	27	Арабдардын асыл тукум жылкысы .....	31	Кыргыз жылкысы .....	36
Якут жылкысы .....	28	Англиялык асыл тукум жылкысы .....	33	Карачай жылкысы .....	38
Бельгиялык оор жүк ташыгычтар .....	29	Ахалтекин жылкысы .....	34	Марвари жылкысы .....	39
Орустардын оор жүк ташыгычтары .....	29	Андалуз жылкысы .....	34	Шетленд пониси .....	40
Америкалык кула .....	30	Таскактуу орлов тукуму .....	35	Хэкни .....	41
Шайр .....	31	Тракенен жылкысы .....	36	Поло-пони .....	42
				Фалабелла .....	43

## АТ СПОРТУ 44

УЛУТТУК АТ ОЮНДАРЫ 45

КЫЗЫКТУУ ФАКТЫЛАР 47



## КИРИШҮҮ

Жылкы баласы атам замандан бери адамзат тарабынан баркталып келет. Бул акылдуу, асыл жана сулуу жаныбар ар дайым адамдардын жан жолдошу болуп, нечендеген кылымдардан бери адамдар аны ар кандай максатта пайдаланып келүүдө. Андыйктан элде: «Ат – адамдын канаты» деген накыл сөз бекеринен айтылбайт.

Үй айбандарынын ичинен жылкыга тентайлашар бирөө да жок, дүйнөдө анын көптөгөн айкелдери тургузулган, анын аты атальбаган бир дагы фольклордук-баатырдык чыгармалар болбосо керек, жылкынын касиетин даңқтаган ырлар жарапып, дастандар жазылган. Жылкынын образын чагылдырган искуство чыгармаларын тизмелей келсек, бир чоң китеттин көлемү да чак келбес: байыркы грециялык кентавралар, П. К. Клодтанын айкелдери, элдик ырлар, уламыштар, жомоктор – булардын бардыгында адамдын ишенимдүү жан жолдошу жылкынын образы берилген.

Адамдар жылкыны жанындай көргөнү – жылкы өзүнүн ак эмгеги менен адамдардын үй-бүлөсүн бакканы менен гана түшүндүрүлбөйт. Азыркы заманбап турмуш башкача, жылкынын эмгеги мурдагыдай бардык жерде пайдаланылбай калды. Бирок чаап бараткан атты көргөндө кимдин болсо да каны кызып, сыйкырына багынгандай абалда калат.



Кийинки эле беш миң жылдын ичинде адамзаттын турмушунда коомдун єсүшүнө жылкынын кошкон салымы зор. Адамдар учун анын кылган кызматы бөллөк үй жаныбарларына салыштырып болбайт. Адам менен жылкынын байланышы тээ байыркы бир заманга барып такалат, ал кезде жылкы адамдар учун азык болуп саналган. Бара-бара адамдар менен жылкынын алакасы кенеийип, бул жаныбарды колго үйрөткөндөн баштап, аны унаа катары пайдаланып жана казаттарда жоого карши минишкен. Кийин колго багылган жылкылардын көптөгөн жаңы түкүмдары пайда болуп, алар көлемү, сымбаты, чыдамдуулугу, ылдамдыгы буюнча бири-биринен айырмаланып турат.

Ошентип жылкыны адамдар бардык жерде колдонушту: унаа катары миништи, оор жүктөрдү ташытты, өзгөчө айыл чарбасында ансыз оокат өтпөй калган.

Азыркы мезгилде жылкыга карата адамдардын мамилеси бир топ өзгөргөн. Адамдар атты сейилдөө учун минип калышты. Дүйнө жүзүндө аттар көпчүлүк мезгилде сейилдөө жана спорт менен машигууда колдонгону менен айыл жеринде али да болсо алардын кызматы күч.

Азыр дүйнөдө жылкынын көптөгөн түкүмдары бар, алар бири-биринен түсү, жүрүш-турушу менен айырмаланат. Айрымдары жашаган өлкөсүнүн табиятына ылайыкталган. Араб тулпарлары бардыгынан сулуу болуп эсептелет. Россия тас-тасктуу орлов түкүмү менен сыймыктанса, Кыргызстанда кыргыз түкүмнөдөгү чыгаан аттары менен мактана алат.

Иппология (грекче *hippos* – ат) – жылкы жөнүндөгү илим. Иппология жөнүндөгү алгачкы жазуулар б. з. ч. жүздөгөн жылдар мурда пайда болгон. Негизинен жылкынын сын-сыпаты, мингичтити, алардын жасаган кызматы жөнүндө жазылган.

## ЖЫЛҚЫЛАРДЫН ЖАРАЛЫШЫ


Азыркы аттар – эшек жана зебра сыйктуу эле жылкы тукуму болуп саналат. Жылкы тукумдуулар тапир (бир түяктүү жаныбар) жана керик сыйктуу сынар түктуулардын түрүнө кирет, алар бир кезде жок болуп кеткен бардык сүт эмүүчү түктуулардын түпкү атасы болуп саналат.

Жылкы баласынын тарыхы 60 миллион жыл болуп эсептелет. Ошол мезгилде Американын нымдуу жана чер токай-лорунда чондугу иттей болгон **эогиппус** (айрым окумуштуулар эохиппус, дагы бир окумуштуулар хиракотерий дешкен) деген жаныбар жашаган. Ал айбандын чондугу, узунунан кеткен жону, күйругу азыркы жылкынын турушуна таптакыр окшобогон. Баарынан кызыгы – анын түягынын ордунда алдыңкы колдорунда 3төн, арткы буттарында 3төн манжалары болгон. Тиш-

тери да башкача – азыркыдай чөптү тиштеп жегенге эмес, өсүмдүктөрдүн жаш бүчүрлөрүн сыйдырып жегенге ылайыкташкан.

**Анхитерии** – мурдагылардан чонурак, азыркы пони сыйкту эогиппустун тукуму. Булардын түяктары болгон эмес, бирок ар бир бутунда 3төн манжалары калган. Жылкы баласынын байыркы тукуму Америкада пайда болуп, кийин Европа менен Азияга тараган. Бирок алар Европада да, Азияда да жашап кете алышпады. Ал эми Америкада жылкы тукуму өсүп, өнүгүп, көбөйө берди.

25 миллион жыл мурда биздин пла-нетабыз чон өзгөрүүлөргө дуушар болуп, токойсуз жайдак талаалар пайда болду, табияттын мындай өзгөрүшү жаныбарлар дүйнөсүнө көп түйшүктөрдү жаратты. Ага чейин кургак жерлерди токой кантап, жа-



ныбарлардын турмушу ошого ылайыкташып калган эле. Токойдун ордуна кыртышы катуу ачык талаалардагы жаныбарлар да жаңы көрүнүшкө ылайыкташууга мажбур болушту.

Жапайы жылкылардын «бир манжалуу түрү» пайда болгуча алардын формалары бир нече жолу өзгөргөн. Алар **Гиппариондор** деп аталган.

Гиппариондор абдан көп болушкан, бирок али түяктары жок эле. Алардын түрлөрү Америкада көбөйүп, андан соң Аляска аркылуу Америка менен Евразияны бириктирген мойноктон өтүп, Европага, Азияга, атүгүл Африкага чейин жеткен. Гиппариондор жылкы баласынын түпкү тукуму болгонбу же бир гана бутагыбы деген маселе ушул убакка чейин чечилбей келет. Деген менен башка божомолдорго караганда алар азыркы жылкы тукумуна жакын болушкан. Мындан 5 миллиончо жыл мурда бир манжалуу жылкылар – **Плиогиппустар** пайда болот.

Жер үстүнө кайрадан чон өзгөрүүлөр келди: гиппариондор жашаган нымдуу кыртыштарда ескөн ширелүү

өсүмдүктөрдүн мекени саванналардын көбү кургак, ач талааларга айланды. Плио-гиппустар тарабынан кысымга учураган гиппариондор жок болуп кетиши. Плио-гиппустар бат эле Европага, Азияга жана Африкага тараф кетти. Жылкынын келип чыгышын изилдеген окумуштуу Владимир Онуфриевич Ковалевский азыркы аттар жөнүндө: «Мезгилге жараша алар көп өзгөрүүлөргө дуушар болушту, үч цилиндрлүү сөөктөр менен жер такандаган жаныбарлар кийин бир түяктуу болуп калышты, ал болсо женилдиги жана тамак таап жешке ыңгайлангандыгы менен түшүндүрүлөт», – деп жазган.

Жылкынын жаралышы жөнүндөгү илимий изилдөөлөр көрүнүктүү окумуштуу-палеонтолог, эволюциялык палентологияны (өсүмдүктөр менен жаныбарлардын калдыктарын казып, үйрөнүүчү илим) негиздеген Владимир Онуфриевич Ковалевскийге (1842–1883) таандык.



Куландар

Азыркы аттардын байыркы тукуму жөнүндөгү маселе ушул кезге чейин аныктала элек. Бул маселени чечүүдө негизинен жылкынын үч түрү – тарпан, кулан жана Пржевальский тукумундагы жылкы талапкер болуп келүүдө.

**Кулан.** Чыннында аларды ат деп да, эшек деп да атоого болбайт. Куландардын сырткы түзүлүшү аталган эки жаныбарлардын ортосун элестетет. Куландар шамдагай, сымбаттуу жана шыйрактары узун келет. Башкаларга салыштырмалуу булардын башы оор, кулактары жылкының узун, эшектикинен бир топ кыска. Куйруктары мултук, зебр менен эшектики сыйктуу учунда кара-күрөн кылдары бар. Куландар да жылкы сыйктуу чөп менен азыктанат. Жайы-күзү кургак чөп менен, ал эми кышында карды тээп оттошот. Анысы жылкынын илимий атына жарашип, латын сөзүндө «кабо» деп аташат, ал болсо «кабаллус» – «жерди казам» дегенди билдирет.

Куландар күчтүү, чыдамкай жана кайраттуу жаныбар. Коркунучка кабылгандында качып кутулат. Эгерде качып кутула албаса, анда душманын тээп, тиштеп коргонот,

алар адамды да өзүнө оцой менен жакын жолотпойт. Койлорду кууп жиберет. Итти көрсө, кашпастан кол салат. Суу ичкени бар-ганды жапайы камандарды кууп салат.

Куландардын жүрүш-турушунаң улам окумуштуулар азыркы үй жылкылары ошолордун тукумунан чыккан деген божом-мөлдөрдү айтышат. Бирок муун четке каккан да көрүнүштөр бар. Булардын бири – куландын баш сөөгү жылкының кескин айырмаланат жана куланды үйрөтүү өтө татаал. Жылкы менен куландын ортосунан кулундар тулат, бирок алар тукум бербейт.

Кулан – түяктуу жаныбарлардын ичинде күлүктөрүнүн бири: ал саатына 65 км, ал эми жакын аралыкка саатына 70 км дан ашыкка чуркоого мүмкүнчүлүгү бар.

**Пржевальск жылкысы.** Жылкынын бул тукуму Монголиянын талааларынан орус окумуштусу-саякатчы Н. М. Пржевальский тарабынан табылып, анын




Пржевальск тукумундагы жылкылардын буттарынан зебралар сыйктуу бүдөмүк жол-жолдорду байкоого болот.

ысмына коюлган. Бул жылкынын бою жапыз (124–135 см). Пржевальск жылкысынын башы чоң, жалы тикесинен туруп, сен-селген көкүлү болбайт. Өңү ар кандай. Ал көп мезгилге чейин жылкы баласы жана анын айрым тукумдарынын баштоочусу катары саналып келген. Жылкынын генетикасын, тарыхын изилдеген белгилүү окумуштуу В. И. Громованын далили боюнча Пржевальск тукуму азыркы жылкыга туугандык жагдайы болгону менен ага эч тиешеси жок экендигин айткан. Бул пикир кийинчөрөк хромосомду текшерүү учурунда такталган: Пржевальск тукумундагы жылкылардын хромосому 66 жуп болсо, үй жылкыларыныкы 64 болуп чыккан.

**Бою пас бул жылкыны ақыркы жолу 1968-жылы Жүнгардын Гоби чөлүнөн көзиктиришкен. Азыр зоопарктардан гана көрүүгө болот.**

**Тарпан** – тукуму жок болгон жапайы жылкы, ача түяктуу эмес, сүт эмүүчү жылкылардын түрү. Байыркы мезгилде тарпандар Европа менен Батыш Казакстандагы токойлуу жана ачын талааларды мекендеген. Тарпан үй жылкысынын тукум баштоочусу катары саналат (мындан 5–6 миң жыл мурда колго үйрөтүлгөн). Алар жонунда курга окшогон тасмасы бар, өңү боз, тулкусу келишкен, буттары, жалы,



Тарпан

куйругу кара түстөгү жаныбарлар болгон. Алардын бою ыйык жалына чейин 136 см түзгөн. Тарпандын эки түрү – бири талааны жердеген (*Equus gmelini gmelini*) жана то-кайду мекендеген (*Equus gmelini silvaticus*).



Тарпан менен үй жылкысынын аргыны.  
Москва зоопаркы, 29-май 1884-жыл.

Азыркы учурда бул жаныбарлардын сөөктөрүн Атлантика мухитинин Европа тарабындагы жээктеринен баштап, Тынч мухитинин жээктерине чейинки узак аймактардан көзиктирсе болот.

Жылкынын бул түрүнүн жоголушуна адамдар күнөөлүү. Себеби, тарпандардын чоң үйүрү үй тиричилигине көп зыян тарттырган. Жалайы жылкылар эгиндерди таптап, үй айбандарына суу ичирбей, аттүгүл айрым көздөрдө бээлдерди айдал кетишчүү. Адамдар өч алуу үчүн гана эмес, көпчүлүк учурда бул жаныбарлардын даамдуу этин жеш үчүн атып алышкан. Ушундай кесептерден улам XIX кылымдын орто ченинде бул жылкынын тукуму азайып, ал эми XX кылымдын башында алардын расмий түрдө биротоло жок болгондугу жарыяланган.

Тарпандар құлук, өтө чыдамдуу жана шамдагай жаныбарлар болгон, ал жапайы жылкылар чалпоо келип, чоңойғондо колго көнбөгөн. «Тарпан» деген аталыш түрк тилдүү элдерде «алга учуу», «жаны-алы калбай жүгүрүү» деген түшүнүктөрдү берет.

## МУСТАНГ – ЖАПАЙЫ ЖЫЛКЫ

Евразия менен Америкадан үйрөтүлбөгөн, ээн-эркин жүргөн жапайы жылкылар кездешет. Алар чыдамкай, сымбаттуу келип, мустанг деп аталат. Азыркы испан жана француз таза кандуу күлүктөрүнүн жапайы болуп кеткен тукумдарынан дешет. Жылкынын бул тукуму жөнүндө өзгөчө тарыхы бар, көптөгөн уламыштар айтылат. Тилекке каршы, биздин күндөрдө алардын саны улам азайып баратат.

Америка жергесинен жапайы күлүктөр мындан он миндерген жылдар мурда тукум курут болуп кетишиген. Кийин, жылкыларды Түндүк Американы «табышкан» испандыктар алып келишиген; алардын соңунан Жаңы Жерди «өздөштүрүшкөн» европалыктар кошумчалашкан. Айрым учурларда жылкылар үйүрүнөн бөлүнүп, бош коё бергенде же согуш талаасынан качып кеткен учурлары болгон. Аба ырайынын жагымдуу шартына ылайык, ал жылкылар

адамдын көзөмөлдөөсүз жан багып кетишиген. Алардын аталышы испанча «mesteno» – «эч кимге тиешесиз», «жапайы» дегенди билдирет.


Америкалыкaborигендер – индейлерде адеп жылкыны көргөндө коркунуч пайда болгон, кийин бул жаныбарлар испандык баскынчылардан бөлөктөргө деле пайдалуу экенин сезишкен. Индейлер испандыктардын жылкыларын уурдал кетишип, мыкты чабендес болууга жетишиген.

Американын кенен жергесинде ал жылкылар тез көбөйө баштады. Айрымдарды адамдардан ээн талаага качып кутулду. Колго үйрөтүлгөн жылкылар жапайы турмушка бат эле көнүп кетишити.

Кийин Американы басып алган европалыктар бул жакка жылкынын бөлөк тукумдарын алып келишип, алардын арасынан да жапайы болуп кеткендер чыкты. Анын натыйжасында жылкынын бир нече



Мустанг минген американалык жергилиткүү адам



Ковбой жапайы жылкыны кармоодо

тукумдарынын каны алмашып, ортодо чыдамкай, сымбаттуу мустангдар пайда болду. Жапайы мустангдар Американын көз кайкыткан түздүктөрүндө үйүр-үйүрү менен көчүп, аралашып, тез көбөйө баштайт. Кээ бирөөлөр аларды кармап, колгос үйрөтүп алышкан. Натыйжада чарбага табылгыс унаа катары пайдаланышкан.

Колдо багылган жылкыларга салыштырмалуу булар чыдамкай, күлүк, күч-

түү келип, оой менен илдетке кабылбайт. Мындаң касиетке жапайы шарттагы гана жаныбарлар ээ болот. Алардын бир кемчилиги – колго үйрөтүлбөгөнү жана ээн жүргөнү. Мустанг өзү жактырган гана чабендеске баш иет. Бир жагынан бул жылкылардын айбан болсо да ээсине карата чындан берилгени жөнүндө көптөгөн уламыштар бар.

IX кылымда мустангдардын саны эки миллионго чейин жеткен. Өнөр жайлардын жана шаарлардын өсүүсү менен мустангдар батыш тарапка, тоолуу жайларга, чөлдөргө кетүүгө аргасыз болушкан. Аларды атып, этин бакма жаныбарларга беришкендиктен мустангдар бара-бара азая баштайт. Азыркы мезгилде мустангдардын саны отуз мингे чукул деп эсептелет. 1971-жылы АКШнын конгресси жапайы жылкылар жөнүндөгү Актыны кабыл алгандан бери мустангдардын саны көзөмөлгө алынган.

Мустанг – Американын символдорунун бири болуп калды. Канадалык жазуучу Эрнест Сетон-Томпсон «Жорго мустанг» аттуу мыкты кипет жазган. Генри Форддун автоконцерни узак мезгилге чейин «Мустанг» деген аталыш менен автомобилдин жаңы моделдерин чыгарып келген.



Мустангдар



## ЖЫЛҚЫЛАРДЫН СЫРТКЫ СЫМБАТЫ

Жылқылардын тукумдары бири-биринен иттер сыйктуу кескин айрмаланбаганы менен аларды сырткы турпаты боюнча ажыратышат. Ар бир жылкы баш-калардан сын-сыпраты менен айрмаланат, андыктан жылкы баласын жакшы түшүнгөн адис же саяпкер тигил-же бул жылкынын дурус же буруш жактарын, ден соолугун, ички илдетин ошол турпаты боюнча далилдей алат.



## Жылкынын дене түзүлүшү



Жылкылардын айрым тулкусу сыны, **мүчөсү** деп аталац. Адамдар адатта үй жаныбарлардын абалын сырткы көрүнүшү аркылуу баа беришет, бирок алардын бардыгы жылкынын сырткы сымбаты боюнча берилген баага жетпейт. Андыктан жылкынын тукусу боюнча айтылган анатомиялык атальштарга караганда жылкычыларга өздөрү көнгөн атальштар алда канча онтойлуу жана туура.

Айрым учурларда жылкынын сырткысыны «жалганчы» келет, бар мүчөсү келишкен, көргөндөрдүн көз жоосун алган айрым аттарды мине келгенде алардын жөндөмсүз, кашан экендигин жылкы баккандар жакшы түшүнөт. Анысынарындей, айрым күлүктөрдүн сырткы турпаты анча

болбогону менен убагында дүйнөдөгү нечен ат майданын таңданткан окуялар көп кездешет..

Жылкылардын жашы тиштеринен саналат, жыл өткөн сайын тиштери өз кезеги менен жешилип кетет. Айгырлар менен бээлердин тиштери ар кандай санда. Эгерде тиштери түшүп калбаган болсо, эркек жылкылардыкы 44, ургаачылырдыкы 36–40 болот. Айгырлар кармашып, тиштешкенге ылайыкташып, ургаачылардыкына караганда ортоңку азуулары ашыкча келет. Жылкылардын тиштери өмүр бою жаңыланып турат.

## ЖЫЛҚЫЛАРДЫН ӨҢҮ-ТҮСТӨРҮ

Жаныбарлардын тышкы көрүнүшү тулкусун жашырууга, айрым учурларда бөлөктөргө коркунуч туудурууга, көпчүлгүү өзүнө көңүл бурдурууга кызмат өтөйт. Чөлдүү мекендерген жылқылардын түсү ачык сары келет. Түндүк тарааптагы тоолуу чөлкөмдө жашагандар боз жана кара-боз болушат, ал эми британиялык одур-бодур, таштак жердеги аралдарда жашаган кыска бойлуу понилерди табият кара күрөң түске боёгон.

Жылқынын түсү анын денесиндеги түгүнө, терисине жана көздөрүнө жараша болот. Жылқы өңү-түсүнө карата бөлүнөт. Ал жылқынын түгүнүн боёгуну гана эмес, жаныбардын денесине пигмент боёкторунун тегиз жайгашышына да мүнөздүү.

Жылқынын түсү негизинен төрткө бөлүнөт: **жээрде, тору, кула, кара.** Ал эми калган түстөр аргындашуу аркылуу жаралгандар.

Жылқынын өңү кулундуң чоноюшу менен бөлөк түске өтө баштайт.

Жылқынын жүнүндө негизги түстөн бөлөк белгилери кездешет: өзгөчө маңдайындагы кашкасы менен аяктарынданагы ак бакайлар. Кашкалардын формасы жылдызыча, сызыкча, чоң же кичине болот, андыктан жылқылардын өңүтүсүн жазгандада ошол белгилери даана көрсөтүлөт.



Жээрде



Тору



Кула



Кара

сары түс тиешелүү, ал эми түгү узундардыкы кара болот. Жылкынын өңү-түсү байыртадан бери адамдарды кызыктырып келгендиктен адистер ар дайым жаңы тукумдарды жараттуу менен алек, адегенде боз түстөгүлөргө кызыгу артса, кийин басымдуу көпчүлүгү кара түске откөн. Азыркы мезгилде экзотикалык түскө көп кызыгышат, алар: чабдар, күйрук-жалы ағыш сары, ала, чаар түстөгүлөр. Бирок арабдар: «Ала аттан сак болгула, ал уй тукумунан» дешкен. Ал эми индейлер ала атты башкалардан жогору коюп, аларды өздөрүнүн диний иш-чараларында пайдаланышкан, Аргентинада, Канадада жана АКШда азыр ала түстөгү аттарды жогору баалашат. Эмир Абд-аль-Кадер мандайында кашкасы бар, ак бакай кара аттарды жактырган. Арабдар кара түстөгү аттар ийгилик алыш келет деп, «асмандағы айсыз, жылдызызыз кара түндөй капкара» аттарга артыкча баа беришикен.

Адамдар илгертеден бери жылкынын өңү-түсүнө жарапша анын ишке жарамдуулугун, темпераментин аныктоого аракеттенишкен. Байыркы араб макалы: «Эч качан сары ат сатып алба, кара атыңды сатып жибер, ак боз атка артыкчылык бергин да, өзүң торуну мингингүй» дейт. Байыркы жылкычылардын бул айтканы биздин күндөрдө да мааниге ээ. Баарынан ишенимдүүсү кара тору аттар, сары аттар анча чыдамкай эмес, кара аттар кызуу кандуу жана азоо, ал эми боз аттардын дene түзүлүшү шалыраак келет (мындайлар адатта альбинос дартына чалдыккандар). Англистерде өндөрү ачык эмес, өңгөн чүпүрөктөй түстөгү ак бакай аттарды чыдамдуу эмес деп эсептешип: «Ачык эмес түс - кубаттуу эместигин далилдейт» деп айтышат.

Көркөмдүү аттардан көзүндү албай карап эле тургун келет. Алар тукумуна жана түсүнө карабай, сулуу көрүнөт. Көпчүлүк адамдар буурул түстөгү аттарды жактырышат. Ал эми андай аттар чанда кездешет, XX кылымда бул түстөгү жылкы саналуу гана өлчөмдө пайда болгон. Себеби, алар буурул түстөгү жылкылардан гана туулушу

мүмкүн, бирок бул түстөгү жылкылардын төрт түгөйүнөн эки төлү белөл түскө өтүп кетет, эки төлүнүн бири гана буурул болушу мүмкүн, алардын көбүнүн кулундары өлүү түшөт, же туулгандан кийин бат эле өлүп калышат. Азыркы буурул аттардын тукумун америкалыктар 1906-жылы туулган Олд Кинг аттуу айгырдан алышкан. 1937-жылдан бери бул тукумду көбейтүү боюнча «Чаар жылкылардын клубу» иш алып барууда.

Дүйнөдө ар бири өз алдынча көркүтүү саналган жылкынын 30дан ашык түстөрү бар. Алардын ичинен төмөндөгү түсөттөгүлөр айрыкча бааланат:



Кула (Изабелла)

**Кула (Изабелла).** Бул эки түрдүү гендин кошулушунан темгил түс пайдада болот. Андай кулундардын ата-энеси чабдар жана ак кула түстөгүлөр болушат. Темгил түстөгү жылкылар ахлатекин, лузитан жана башка тукумдарда кездешет. Темгил түстүү жылкылар ак боз же кызыл болушат, көздөрү көк, жашыл же ачык янтардай келип, көздөрүнүн капкасы мала кызыл болот.

**Чаар түс.** Чаар түс бир нече түрүгө бөлүнөт, майды чекиттерден баштап, «илбрис», атүгүл «жолбор» түскө окшоп кеткендери бар. Чаар түстөгү жылкылар байыркы Орто Азиядагы жылкы өндүрүү маданий жайлардан тараалган деген божомдор айтылат. Кытайдын көптөгөн су-



Чаар



Күрөн чабдар

рөттөрүндө чаар жылкылардын элеси тартылгандыктан, алар жылкынын бул түсүнө өзгөчө баа бериши мүмкүн. Жылкынын бул түсү Борбордук Азиядагы алтайлык, казак, монгол тукумундагылардан кезиктириүгө болот.



Чабдар

**Чабдар.** Чабдар аттардын көрүнүшү өтө көркөмдүү: кара, күрөн же сары түстөгү аттардын денесине агыш түс куйрук-жалы өтө жарашип калат.

**Күрөн чабдар.** Бул өтө сейрек кездешчү түс, ахлатекин жана башка жылкы тукумдарында кездешет. Мындаи түстөгү жылкылардын көрүнүшү таза алтындан куюлгандай пикир калтырат.

**Ак кула.** Бул түстөгү жылкылар өтө сейрек кездешет, алар көркөмдүү

жана сымбаттуу. Кээде мындаи түстөрү «граф күмүшү» деп да аташат. Азыркы физиологдор жылкылардын жүрүш-туруш алардын түстөрүнө жараша болбустуругун, мүнөздөрү туулгандан баштап, өмүрүнүн акырына чейин өзгөрбөй турганын далилдешкен. Ал эми жылкылардын түстөрү алар кабылган илдеттерге байланыштуу экендиги тажрыйба жүзүндө аныкталган. Маселен, боз түстөгү жылкылар гречканын саманын, беде жана башка буурчак сымал өсүмдүктөрдүн сабактарын жегенде алардын денесинде майда чыбырчыктар (беде илдети) пайда болот. Мындаи аллергиялык илдет менен адатта ак бакай жана кашка аттар ооруп калышат, дегеле андай жылкылардын негизи ден соолугу чабал экендигинен кабар берип турат.




Ак кула

## ЖЫЛҚЫЛАРДЫН НЕГИЗГИ ЖҮРҮШТӨРҮ

**Аллюр** – бул жылқылардын жүрүшү, басыгы (фр. Allure – жүрүшү). Жылқылар ар кандай ылдамдыкта, ар кандай жүрүштө күймыйлайт: басык, желүү, тасқак, жорголоо.

**Басык** – бул жылқылар үчүн өтө жай жана тажама басык болуп саналат. Жылкы басып баратканда анын төрт буту кезектешип жер таянат.



Басык

Басып бараткан аттын күймилы адегенде арткы буттарынан башталат. Андан соң алдыңкы оң колу күймилга келип, анын соңунан арткы сол буту, мындан кийин сол колу менен оң буту кезектешип жерден көтөрүлөт. Басык жай жана ылдам болуусу мүмкүн. Ат жай басып баратканда бир эле кезде үч буту менен жер таянат, ал эми тез басканда кәэде жерди эки буту менен таянган учурлары болот. Аттардын кадамынын узундугу 0,8ден 1,8 м ге чейин жетет, ал эми аяк ташташи мүнөтүнө 60тан 100 кадамга жетет. Алар узун кадам таштаганда аз күймил жасашып, кыска кадам жасаган аттарга салыштырмалуу ошончо эле аралыкты басып өткөнү менен кубаты аз ысырап болот. Басып бараткан аттар саатына 4–8 км жол өтөт.



Текирен тасқак

**Текирен тасқак** – басыкка караңда алда канча ылдам күймил. Тасқактап бараткан ат жерден эки бутун диагонал боюнча бирдей көтөрөт (алдыңкы оң колу менен арткы сол буту; алдыңкы сол колу менен арткы оң буту). Ошентип тасқактагы күймилы эки тakt менен аяктайт. Ат катуу тасқак менен братканда анын төрт аягы тен жер таянбай, абада учуп баратканда элес калтырат. Бул көрүнүштү адистер абада илинүү деп аташат. Тасқактап баратканда кадамдын узундугу 2,5 м, ал эми тездиги мүнөтүнө 120–130 кадамды түзөт. Жай тасқактын ылдамдыгы саатына 12–15 км., каттуу тасқак 50 км га чейин жетет.

**Тасқак** – тез жүрүш. Бул жүрүш он буттары менен сол буттарынын шилтелиши менен айырмаланат. Адегенде аттын салмагы эки арткы буттарына түшөт, андан соң бир эле мезгилде арткы оң бутуна жана алдыңкы сол колуна, мындан



Тасқак

кийин алдыңкы оң колуна түшөт. Экинчи көрүнүштө аттын салмагы адегенде артқы оң бутуна түшөт, андан соң бир эле мезгилде артқы сол жана алдыңкы оң колуна түш келет. Тасқак учурунда манеждеги ылдамдық саатына 12–15 км, ачык жерде 20–25 км, катуу тасқак 50–60 км чейин жетет.

**Жорго салуу** – мында ат эки аягын улам кезек менен жерге таштайт, тасқактан айырмасы диагонал түрүндө эмес, оң жана сол түгөйлөрүн бирдей шилтейт. Жорголор аралыктарды тасқак сыйктуу эле ылдамдыкта өтө алышат. Жорго жүрүш атчан адамга алыска жол жүргөндө өтө ынгайлуу болот. Бирок одур-бодур жодо жорголор мұдүрүлүп кетиши мүмкүн, андан калса, жорго жүрүштөн дароо эле тасқакка өтүп кетиш да бир топ түйшүктүү жаратат.

Аттарда табигий жүрүштөн көнгөнүнө жараша жасалма жүрүшү да болушу мүмкүн. Буларга мектеп кадамы, мектеп тасқагы, пассаж, пиаффе, үч буттаган тасқак ж.б кирет. Булар ат спортунун устарттарынын ийгилигине жараша болот.

Жылкынын жүгүрүп баратканын алгач болуп 1872-жылы Англия жаранды Э. Майбрриж плёнкага түшүргөн. Ал мурда белгисиз болгон көрүнүштү ачкан – ат чуркап баратканда кайсы бир учурда төрт аягы төң жер таянбай катлат. Кийин мындай көрүнүш жылкылар тасқактап баратканда да боло турғандығы далилденген.



Жорго салуу

СБО  
ОШ „“

## ЖЫЛҚЫЛАРДЫН КӨРҮҮСҮ

Дүйнөдегү сүт эмүүчүлөрдүн ичинен көзү чоң жылкы болуп саналат. Ал айланасынын бардыгын көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Болгону арт жагын жана мурдунун астындагы жакындыкты гана көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошондон улам ал алдына түшүп калган чакмак кантты жей албайт, анткени аны көрбөйт.



Айрылардын көздөрү бир аз алдыга 30–70 градустук бурчтукта жайгашкан, андыхтан аларга бинокулярдык көрүүгө шарт түзүлөт.


Жылкынын бир көзү адамдын эки көзүнө караганда көрүү мейкиндиги артыкчылыкка ээ. Жылкынын эки көзү күйругунун артынан бөлөк айлана-чөйрөсүн даана көрүп турат. Жан-жактагыларды жылкы он же сол көзү менен көрөт, андай мүмкүнчүлүк монокулярдык көрүү болуп саналат, ал эми көздүн далдоосуна туш келген нерсенин кыймылын гана бүдөмүк көрө алат.

Айыр тигил же бул нерсени бир же эки көзү менен карап турганын айырмалаш учун анын кулактарынын абалына көңүл буруу керек, анткени кулактары кайсы тарапка бурулса, айыр ошол тарапты карап турганы дайын.

Алысты, өзгөчө күүгүм жарыкта начар көргөн адамдарға караганда жылкы алыс аралыкты даана көрө ала тургандыгы илимий түрдө аныкталган. Бөлөк жаныбарлар сыйктуу эле жылкы да түндөсү жакшы көрүү артыкчылыкка ээ, анын көздөрү түндөсү жарык шоолага чагылышып турат. Анын себеби, жылкынын көзүндө жарык шооланы кайра чагылдырып турган тапетум деп аталган чөл кабыгы болот.



### Жылкынын көрүү схемасы



Мурда тааныш эмес жерде чуркаганга, тоскоолдуктардын алдында токтоп калууга же секирип өтүү үчүн көз болжоонун тактыгы талап этилет.

Жылкы айланча-чөйрөсүн кандай түстө көрө турганы туурасында талаш-тарыштар көптөн бери уланып келатат. Айрымдар жылкыны өзү керектеген жем, чөп ж. б. нерселердин тусун ажыратса дешсе, айрымдар жылкы түстү ажыратса албайт дешет. Бирок жылкы түстөрдү ажыратса алат. Алар өзгөчө көк жана жашыл түстөрдү, ошондой эле алардын вариацияларын эң сонун көрө алышат, ал эми кызыл түстү ажыратса албайт. Изилдөөлөргө караганда жылкы баласынын түстөрдү ажыратту мүмкүнчүлүгү дальтонизмге чалдыккан адамдарды элестетет, айрым өндөр, өзгөчө кызыл түс жашыл болуп көрүнөт.

Ат спортундагы тоскоолдуктардан секириүүдө алардын көрүү мүмкүнчүлүктөрү эске алышат, себеби орнотулган тоскоолдуктар менен жердин тусу окшош болсо, анда андан секирип өтүү аттарга өтө кы-



Жылкынын көзүн текшерүү

йынчылыкты туудурат. Эгерде тоскоолдуктар бир эмес, эки же андан көп контрастык түс менен боёлсо, анда аттар тоскоолдуктарга урунбай секирип өтүү мүмкүнчүлүгү көп болору изилдөөлөрдө аныкталган. Аттарга өзгөчө сары менен жашыл түстү ажыраттуу оор.

Жылкы табиятында жарыктын чагышына оңой менен көнө албайт, ошондуктан алар өз көлөкөсүнөн же жердеги жарык нурдуң кубулуштарынын үркөн учурлары көп кездешет.

## УГУУ, ЖЫТ БИЛҮҮ, ДААМ ЖАНА ТУЮУ СЕЗИМДЕРИ

Үй жылкыларынын сезүү органдары жапайы жылкылардай эле күчтүү өнүккөн.



**Угуусу.** Адамдарга караганда жылкы баласынын көрүүсү начар болгону менен угуусу артта калбайт. Көрүүгө караган-

да угуу сезими алда канча күчтүү өнүккөн. Адамдар сезбеген дабышты жылкы капкайдан уга алат. Алар эссиин тулкусу көрүнө электе эле басып келаткан кадамынын дабышынан тааный алат. Ал эми кулактары шыбырт эткен үндү жаныртып угууга ыңгайлашкан. Кулактары үн чыккан таррапка локатор сияктуу дароо бурула калат. Жылкы өзүнө тааныш эмес чоочун жайга барганда кулактарын кыймылдатып, айланча-чөйрөсүнө абай салып, «тааныша» баштай деп айтышат.

**Жыт сезүү.** Жылкылардын жыт алуусу – алардын көнүмүш адаты. Жылкыны жакшы билгендер аларды «жытчыл» жаныбар деп аташат. Булардын жыт сезүүсү мыкты өрчүген. Бул артыкчылыгы жайыттагы чөптөрдүн даамдуусун тандоого шарт түзөт. Ошондой эле жылкын арадагы бөлөк жандыктарды да жыт



Таанышуу

менен ажыратат. Эгерде тааныш эмес жыт болсо анда жылкы мурдун көкту каратып жыттайт, же үстүнкү эрдин кошумча көтөрүп алат. Иче турган суунун сапатын да жыты аркылуу тандайт. Эгеде суу таза болбосо, жылкы аны ичпейт. Үйүрдө жылкынын туюу сезими да негизги ролду ойнойт. Эгерде үйүргө жаны жылкы кошулса, адегенде аны жыттап көрушөт. Ал да бөлөктөрдү жыттап «таанышат». Жылкылар учун жыт тендешсиз көрүнүш. Жылкылар жыт аркылуу бирибин тааныйт.



Жылкылардын сүйгөн тамагы

**Даам.** Жылкылардын даамды сезүүсү бөлөк жаныбарларга салыштырмалуу жыт менен байланышкан. Алар жайыттардагы чөптөрдү тандап жейт, ал эми

сулу менен карамыктын айырмасын эч качан алмаштыrbайт. Даам билүү сезими алардын тилиндеги даам сезүү безинде жайгашкан. Жылкылар да бөлөк жаныбарлар сыйкутуу эле жей турган жемин, чөбүн көрүү, сезүү, жыт жана даам аркылуу тандашат.

**Туюу сезими.** Жылкынын туюу сезими өтө катуу өнүккөң. Алар тулкусундагы териси, эриндерди жана түяктары менен сезип-туюшат. Чабендестин башкарғанын, аны сылап-сыйпаганын жана тоскоолдуктардан туура секирип өткөндө мактоолорду берилгендик менен тутат.



Мактоо

Жылкы баласынын эриндери өтө сезгич келет, өзгөчө узун кылдары бар үстүнкү эриндеринде нервдин учтары тыкызы жайгашкан. Бул болсо жылкыга ар нерсени тез сезүүсүн камсыздайт. Алардын көздөрүнүн айланасында да учтарында нерв жайгашкан узун кылдары болот, алар карангыда көзүнө көрүнбөген нерселерди сезүү органы катары кызмат өтөйт.

Жылкы түяктарынын ичиндеги нервдер орун алган кабыкча аркылуу түяктары менен да ар нерсени сезе билет. Мындаид касиети менен тааныш эмес жолдо анчалык кыйынчылыктарга кездешшеп, «түяктары менен көрө» алгандай пикир жаратат.

## ӨМҮРДҮН БАШТАЛЫШЫ

Бээ төлүн 11 ай көтөрөт. Туяктуу жаныбарлардын төлү мышык менен итердикиндей өтө чабал туулбайт. Жаңы туулган кулундун тулкусу түктүү болот, ал жерге түшөр менен ордунан турууга аракеттенет. Туулган күнү эле кулун энесин ээрчигенге жарап калат. Толгоосу башталарда бээ өз үйрүнөн бөлүнүп кетет. Ат сарайда калса, анда көбүнчө түндөсү тууйт. Тууй баштаганда бээ бир капталына жатат, адегенде сыртка кулундын эки алдыңкы буттары, анан тумшугу, акырында арткы денеси чыгат. Туут мөөнөтү орто эсепте 20 мунёткө созулат, кээде андан да аз убакыт талап этилет, уйлар менен койлорго караганда жылкылардын тууту тез өтөт. Бээ туур менен ордунан туруп, кулундун нымдуу терисин тили менен берилип жалай баштайт. Ал баласын өтө жакшы көргөндөн же гигиениалык сезимден улам ушинтип жаткандай сезилиши мүмкүн. Бирок такыр андай эмес! Ушул кезде бээнийн организмінде гормоналдык өзгөрүүлөр жүрүп, энелик инстикт өрчүп, сүт бездері иштей баштайт. Төл жаткан суунун жыты, атүгүл даамы өзгөче роль ойношу мүмкүн. Бул учурда бээ кулундун жытын, анын үнүн жана тулкусун эсine сактап калат.

Кулун жерге түшкөндөн бир нече мунёт өтүп, жилбиктей алсыз аяктары менен жер такандап жыгылып-тура баштайт,

ал эми энеси болсо акырын окуранып, баласына дем берет. Кулун болсо буттарына түз туруп, тумшугу менен энесинин эмчегин издейт. Тажрыйбалуу бээ кулунга онтойлуу болсун үчүн капиталын салып туруп берет. Кулунда табигий рефлекс болот: ал башын өйдө көтөрүп, эриндерин кыймылдатып, оозуна илингенді соруп баштайт. Ошентип кулундун башы энесинин курсагын тиреп, ал эмчекти соруп, адеп ууз сүттү жутат.



Сүттүн даамы

Эне менен кулундун ортосундагы байланыштын бекем болушуна кулун туулгандан кийинки күндөр өтө баалуу. Ушул мезгилде кулун менен энесин бир эле күнгө бөлүп койсо, энеси кулунду жерип, кайра кабыл албай, кыймылдаган нерселерди, атүгүл адамды же чон эле бээни баласы катары кабылдап калат. Мындай көрүнүш кулун үчүн өлүмгө барабар, себеби өз энеси гана аны багып, ар кандай кырсыктардан сактай алат. Кулун тыңыгандан 2–3 күн өтүп, бээ үйүрүнө кайтып келет.



Өмүрдүн башталышы

## ҮЙҮРДӨГҮ ТУРМУШ

Үйүр – бир нече жылкылар инстник боюнча табигий түрдө чогуу жашашы. Үйүрдө эки, жыйырма, андан да көп жылкылар болушу шарт. Жылкыдан бөлөк жаныбарлар да үйүр-үйүр болуп жашайт. Мисалы, приматтар, дельфиндер, киттер, бөрүлөр жана иттер, жылкылар жана мүйүзүү ири маддар, антилопалар. Үйүрдө жашоонун бир себеби, өздөрүнүн коопсуздугун сактоо. Эгерде жылкы жалгыздалап жашаса, анда ал жырткычтардан сактанусу күмөндүктү жаратат. Андан бөлөк сууну же оттуу жайларды табуу да кыйын болот. Жылкылар үйүрдө жашаганынын дагы бир себеби – алардын тукумдашына, ырахтына жана пикирлешүүсүнө өбөлгө түзүлөт.

Жылкынын эң чоң үйүрүн адам баласы түзөт, ал эми жапайы жылкылар

айласыздан чогулууга мажбур болушат: жан багуу үчүн жайыт же кургакчылыкта суу издөөгө ылайыкташат. Жылкылардын аз сандагы үйүрү «тартиптүү» болуп саналат.



## ЖЫЛКЫНЫН БАШТАПКЫ КООМУ

Табигий шарттарда (мисалы, жапа-  
лы жылкыларда) бир үйүр жылкы кулун-  
дары менен 5–6 бээден, эрек, ургаачы  
тай-кунандардан, анан буларды башкар-  
ган жалгыз кубаттуу айгырдан турат. Ал  
айгыр чоң бээлерди уруктандырып, үйүр-  
ду атаандашынан коргоп, етө катуу тар-  
тип орнотот. Үйүрдөгү бардык жылкылар  
көп жылдап бири менен бири байланышта  
жашап келет. Алар бири-бирин «кебетеси-  
нен» таанып билет, дайым бирге болууга  
аракеттенишип, үйүрдөгү жылкылардын  
саны көп болсо да бузулуга жол берил-  
бейт. Бээлердин ортосунда өз ара иерар-  
хиялык тартип ороношкон (бири-бирине  
баш ийүү салты). Башчы бээни жайыт  
учурунда калган жылкылар ага жол бо-  
шотуп бергендеринен аныктоого болот, ал  
эмий жер которуюуда ал бээ эн тажрыйбалуу  
жылкы катары көч башында келет, ал эми  
айгыр көч артында эч кимисин калтыrbай,  
үйүрдү айдап жүрөт. Жаш, бышты чыкма,  
кунан эрек жылкылар үйүрдүн айгырына  
баш ийгенче үйүрде жүрө беришет. Алар

өз ара күч сынашкандай алышып ойноп  
жатканда үйүрдүн айгырын көргөндө экөө  
тең оюндарын токтолуп, өздөрүнүн жаш  
жана кубатсыз экендигин далилдегендей,  
башын жерге салып ийилип туруп калы-  
шат. Ал эми үйүр ээси болсо өзүнүн ку-  
батын көрсөткөндөй жылкыларды бир  
үйрүп алып, мойнун ийип, куйругун көтө-  
рүп, кош аяктап аба чапчып туруп калат.

Айгырлар өз үйрүнүн башчылыгы-  
на сыноодон өтүп турушат, бирок атаан-  
даштар бири-бири тээп, тиштеп, денесин  
жаралаган окуя чанда гана кездешет. Эки  
айгырдын кармашынын алдында алар би-  
рине-бири сез көргөзүштөт. Экөө карама  
каршы туруп тумшуктарын тийгизишп,  
жытташат. Анан кош аяктап тура калышып,  
алдыңкы колдору менен каршылашын төш-  
кө уруп, ооздорун кенен ачып, тиштешмей  
булушат. Кээде бул сез көрсөтүү жетиштүү  
болот, кармашкан айгырлардын бири же-  
нилген түр көрсөткөн абалды ээлейт. Же-  
чишке жеткен айгыр тигини бир жыттап  
алып, өзүнүн үйүрүнө кайрылып келет.



## ЖЫЛҚЫЛАРДЫН ПИКИР АЛЫШУУСУ

Жылқылар үйүр менен жашап, жа-пайы табиятта алар тукумдаштарынан кор-кунчутун шек-шыбасын алууга мүмкүн-чулгут арткан жаныбарлар болуп санаат. Ошондой эле жылқылар бөлөк жаныбар-лардын тилин түшүнүп, алар менен пи-кир алышууга жөндөмдүү. Алар ар кандай жаныбарлар менен, мисалы, мышыктар, койлор, уйлар, атүгүл иттер менен мамиле түзө алышат. Жаныбарлардын негизги жү-рүш-туруштары окошо болсо, алар бирине бири түшүнүп, достуктары бекем болот.



Буга жөнөкөй мисал келтирили. Ит кубанычын билдиргендө куйругун булга-лактатат, эгерде мышык мындай кыймыл жасаса, анда жылкы сыйктуу бир нерсеге ыраазы болбогонун билдириет. Ошондуктан

кыймылдары окошо болгондугуна байла-ныштуу жылкы итке караганда мышыктар менен жакын мамиледе болот.


Жылқылардын тусу, тукуму, жүрүш-турушу ар түрдүү болгону менен алардын пикир алмашуусу бирдей. Окошо кый-мыл-аракеттери негизги орундуу ээлейт.

### Шарттуу белгилери

Жылқыларды жакындан жакшы би-лүү үчүн аны туурап же ал жөнүндө ойло-нуу аздык кылат, анчүн бир нече мезгилге дүйнөгө жаныбарлардың көзү менен карап, убактылуу «жылкы болуу» шарт. Жылқынын маанайы кулактарынан билинет: эгерде кулактары өтө тикчийбей турса, анда жылкы эч нерседен кам санабай, езүн эр-кин сезип, кереметинде Сизди угуп турган болот. Атты минип баратып сүйлөй турган болсонуз, анда жылкынын кулактары Сиз тараапты карап, ал угуп баратканын билдириет. Эгерде жылкынын кулактары кысыльып турса, анда анын ачууланган белгисин көрсөтөт.

Жылкы териси менен да «сүйлөй» алат. Эгерде жылкынын денесиндеги жа-ракатты бассаныз ал ошол жеринин терисин жыйрып, жактырбаганын айгинелейт. Жылкы булчундары аркылуу да маанайын билдириет: булчундарынын кыймылы менен анын жасай турган каймылын аныктаса бо-лот. Мисалы, жонундагы териси кыймыл-даса, анда ал тепкенге камынып жатканын билдириет.

Жылкынын куйругу ит менен мышыктарын кийрүктарындай маанайын таасын көрсөтө албаса да, аны бара-бара «окуп» үйрөнсө болот. Жылкынын куйругу анын турмушунда чоң роль ойнойт, эн алды менен ал кан соргуч чымын-чиркейлерден коргойт. Жылкы өзүн ыңгайлуу сөзбеген учурда куйругу менен адаттагыдай ондон-солго эмес, өйдо-ылдый булгалаганда ал езүн коргоп, кош аяктап тебүүгө камынга-нын даңазалайт. Ал эми куйругун кысып алса, анда ал кеселдеп калганын же бир нерседен чочулаганын билдириет.



Жылкынын маанайын эриндеринен билсе болот: эгерде астыңыкы эрди шалбырап турса, анда ал эч нерседен бейкапар тургандыгын түшүнөбүз. Эгерде ал эриндерин жаласа, анда анын карды ачканын жана Сиздин кызматыңызга даяр экенин түшүндүрөт. Жылкы тишин качыратса, анда анын ачуусу келгени байкалат. Устүнкү эрдин кыбыратса, анда Сизди жактырып, жакын көргөнүн далилдейт.

Жылкынын аяктары да көп нерслерди түшүндүрөт. Эгерде ал арткы бутунун бирин көтөрсө, Сизди тээп жиберүүсү ыктымал, андыктан мындай көрүнүштө ётө сак болунуз.



**Үндөрү.** Жылкы өзүнө мүнөздүү кошкурган же бышкырган үн чыгарат. Эгерде ал кимдир бирөөнү же бир нерсени карап кошкурса, анда ошол нерседен

чочулап, ишенич артпаганын билдирет. Коркунуч өтүп кеткенде жылкы денесин бош коюп, өзүн эркин сезип калат. Анын бышкырыгы кошкургандан айырмасы – чыккан үндүн өзгөчөлүгүндө. Мындай учур эки жылкы кездешкенде алар достор же бейтааныштар экендигин аныкташта жасалат.

Жылкы окуранганды оозу ачылбайт. Ал Сизди көрүп сүйүнгөнү жана саламдашканы катары баалоого болот. Ал эми бээлэр болсо жай окуранып, кулунун чакырат.

Жылкынын дагы бир үн чыгаргани – кыңкылдаганы. Ал кыска же узакка созулушу мүмкүн. Эгерде адам жылкыга катуу мамиле жасаса, ал катуу кыңкылдап, артка кетенчиктейт. Андай үн чыгаргани – анын коргонгону.



Жини келген жылкы ачуу кишенейт. Үй жылкысынын ачуу үнүн ётө сейрек укса болот. Өзгөчө эки айгыр кармашкан учурда гана ошондой ачуу кишенешип, бири-бирин тиштеп, тээп, күчтүүсү женип чыгат.

Улуу Британиядагы Сассекса университетинин окумуштуу-биологдору жылкылар адам сыйктуу эле ички сезимин мимика аркылуу билдириүүгө жөндөмдүү экендигин ачышкан, адамда ал 27 болсо, жылкыда – 17, ал эми иттерде – 16, шимпанзе-лерде – 13.

# ЖЫЛКЫ ТУКУМДАРЫ

Жылкыны изилдеген иппология илиминде жылкы тукумунун жана анын топторунун 200 түрү бар экени айтылат. Алардын бирдиктүү системасы жок, андыктан алар жөндөмүнө карата бөлүнөт: оор жүк ташуучулар, арабага чегилүүчүлөр, тасқактуулар жана мингичтер. Жергиликтүү тукумдагы жылкылар өзүнчө бөлүнөт, мисалы, монгол, якут, пони ж. б. тукумдагылар.

**Таза кандуу мингичтер.** Акылдуу, сезгич жана жүрүшү тез. Бул тукум күлүккө чабылат, ошондой эле тоскоолдуктардан секириүүгө жөндөмдүү жана мингич катары да ыңгайлую. Алар жүрүштүү жана ар нерсени тез үйрөнөт. Азыркы мезгилде спорт-



Англиялык таза кандуу мингич ат

тук жылкылардын айрымдары таза кандуу тукумдардан болуп саналат.

**Араб күлүктөрү** чыдамдуулугу менен айырмаланат. Алар да акылдуу; сөөкторү ичке, бирок бекем болот жана башы көркөмдүү. Бул тукумдагылар өтө жакшы секире алышпайт. Тулкусу өтө чоң да болбайт. Мингич катары бир нече тукумдардан аргындашылган аттар пайдаланылат.



Венгердик чалыш тукум

**Аргын чалыш тукум** атайын мыкты мингич катары чыгарылган. Булар неғизинен жергиликтүү ар түрдүү тукумдагы жылкыларды таза кандуу мингичтер, тракенендик жана араб тукумдагыларды аргындаштыруу менен Европада пайда болгон. Аргын чалыш тукуму ошол өлкөнүн же чөлкөмдүн атын алып жүрөт, мисалы, гонновердик, вестфальдык, голландык, голштиндик ж. б.

**Оор жүк ташуучуларга** бир нече тукумдагылар кирет. Британиялык эн оор тукумдагы аргын чалыш тукумдагылар же шайрлар кирет. Булардын бою ыйык жалына чейин 170 см жана андан бийик келип, салмагы бир тоннага жакын болот. Мындей жылкылар айыл чарбасындан кара жумушка колдонулат жана мингич катары да пайдаланылат. Алардын көлемү чоң келип, өтө карылуу болгону менен мүнөзү ийкемдүү.



Араб күлүгү



Оор жүк ташуучу ала жылкы

**Пони-класс.** Понилерди оор шарттагы климатта жумушчу күч катары пайдалануу үчүн чыгарышкан. Кенен түшүнүктө пони деген кичинекей атты билдирет. Чыныгы пони тукумундагы жылкылар өзгөчө көрүнүшкө ээ, алардын дөнө түзүлүшү менен шыйрактарынын узундугу барабар келбейт. Пони да ар түрдүү тукумдагы жылкылардын аргынынан келип чыккан. Батышта аларды коба деп аташат. Кобанын түзүлүшү денеси кадимки эле жылкыдай болгону менен буттары кыска, бою йыйк жалына чейин 150 см түэт. Өте катуу жүгүрө албайт, бирок жакшы секирет. Коба кубаттуу жана чыдамкай келет.



Уэльстик боз түстүү тоолук пони

## Жылкы тукумунун чыгарылышы

Жылкылардын жаңы тукуму атайдын жайларда чыгарылат, алар жылкы заводу деп аталат. Батыш Европада XI – XII кылымдарда жылкы заводдору уюшулган. Орто кылым мезгилинде Европада жылкы естүрүүчү чарбалар пайда болуп, аларды жылкы заводдору деп аташкан. Адамдар жылкыларга жасалма шарттарды түзгөн. Алтаптуу ысыктан жана каардуу сууктан аларды ат сарайлар сактаган. Кышында жылкыларды кар, муз тептирибей, аларга жем, чөп даярдашкан. Ошентип, жылкы заводдорунда ат сарайлар курулган, шалбаалар менен талааларда алардын жайыттары менен суу иче турган жайлары короолонгон, ал жайларга адамдар жаңыбарларга кышы бою жеткидей жем, чөп, саман жыйышкан. Жылкыларды тажрыйбалуу жылкычылар бағышып, алардын өсүшүнө, дөн соолугуна жылкыларды керектөөлөргө жараша мал додгурулар менен машыктыргычтар көз салып турушкан.

**Монгол жылкылары.** Монгол тукумундагы жылкылардын пайда болгон мезгилин так атоо өтө кыйын. Бул монгол элинин көчмөн болуп, алардын аттары туурасында эч ким каттоо жүргүзбөгөнү менен байланышат. Атүгүл тигил же бул жылкынын тукуму катталган жазуулар да болгон эмес. Анткен менен бул тукумдагы жылкылар байыртадан бери келатат деген түшүнүк бар. Биздин заманга чейинки 2000-жылдарда эле монголдордун чексиз талааларында атчандардын болгону тарыхтан маалым.

Окумуштуулардын изилдөөлөрүндө монгол тукумундагы жылкылардын генотиби ар түрдүү келет, андыктан бул тукум бир нече түрдүү жылкылардын аргынын жааралышы кажет. Булардын түпкү теги түндүк тарпандардан чыккан деген божомолдор бар. Жылкынын бул түрү тукум катары монголдордун уруулары бир улутка бириккен XII кылымга таандык экени айтылат.

Монгол тукумундагы жылкы азыр-

га чейин байыркы түрүнөн өзгөрбөй келатат. Чынгызхандын аскерлери дал ушул күлүктөрү менен согушка кирген. Табияттын татаал климатына ылайыкташып, жылкынын бул түрү да жергиликтүү жылкылардын көп түрлөрүндөй бойлору анчалык бийик болбайт. Айгырларынын бою ыйык жалына чейин 128 см, бээлери-ники 125-126 см келет. Булардын денеси чоң, буттары кыска, баштары көлөмдүү. Жапыз бою, кыска мойну, күчтүү түяктары, коюу узун түктөрү – монгол аттарын башкалардан айырмалап турат. Көздөрү кичине, күйрук-жалы узун, омуросу көнен, ийри тумшук, соорусу жайык. Алардын түсү көбүнчө сарғыч жана тору болот. Боз, кула, ак кула ж. б. түстөгүлөр чанда кездешет.



Монгол жылкысы

Монгол жылкылары жүрүштүү келет, аларды «жорго» дешет. Үйрөтүлгөн жылкылар да үйүрлөрдө жашап, ат сарай дегенди билишпейт. Бул жылкылар жашаган чөлкөмдө аба ырайынын температурасы экстремалдуу (кышында -50 дөн, жайында +50 чейин) келет. Мындей шартта жылкынын «монголдон» бөлөк тукумдары жашай алbastыгы белгилүү. Сыртынан бул жылкылар жүдөө көрүнгөнү менен алар абдан чыдамдуу жана карылуу. Мингич аттар бир күндө 100 км жакын аралыкты басып өтөт, эки күн тынбай жүргөндөн кийин ал аттарга эс алуу берилет. Көпчүлүк аттар эссиине 20-24 жылга чейин кызмат өтөйт. Алар кеч

жетилген жылкы тукумуна кирет. Эки асыйында күчкө толот.

**Эң таң калычтуу нерсе – монгол тукумнадагы жылкыларды такалабаса деле болот. Алар күнү-түнү тынбай чуркаса да түяктары жешилбейт.**

**Якут жылкылары** байыркы тукумдардан болуп саналат. Түбөлүк муз каптаган жайларды казгандын сөөктөрү табылып, алар б. з. ч. отуз мининчи жылдарга таандык экендинги тاكتалган. Көптөгөн окумуштуулардын пикири боюнча якут жылкысы тундрадагы байыркы жылкылардын *Eguus latipes* тукуму катары таанылган, себеби ушул күнгө чейин алардан эч өзгөрүүсүз жашап келишет. Булар бою бийик эмес (ыйык жалына чейин 134–138 см), тумшугу ийри, мойну кыска, көкүрөгү көнен жылкылар. Якут тукумнадагы жылкылар башкалардан айырмасы бою жапыс, жону түз, кыска буттарыннадагы түяктары бекем, жал-күйругу коюу. Денесинде жуну кышында 20 сантиметрге жетет. Өнү көбүнчө ачык боз, ак кула, чабдар, кула болот. Бул тукумнадагы жылкылар негизинен кышкы суук -70° С, жайык ысык +40° С жеткен Якутияда жана Чукоткада жашайт. Аба ырайынын мындей кескин шарттары ал жерде жа-



Якут жылкысы

шаган жылкы тукумун чыдамдуулукка көндүрдү: ошондуктан якут жылкылары кышкысын -50°C сүүкта карды тээп оттоң, ал эми жайкы алтапта тайганын кан соргуч чымын-чиркейлерине мөюн бербей жашап келет. Ал жылкылардын бардыгы бир түрдүү эмес, арасында көлымдык, верхояндык, борбордук жана тоолуу-тайгалык жылкылар да бар.

Саха элинин түшүнүгүндө жылкы асмандан түшкөн касиеттүү жаңыбар. «Жесегей огото» же «Жесегейдин балдары» деп якуттар жылкылардын колдоочусун жана эр жүрөк жигиттерди аттайт. Жылкыны байыртан бери ардакташип, жыл сайын Жесегейге арналган Ысыах майрамында жылкылардын артыкчылыгы даңталып, кымыз ичилиет.



Оор жүк ташуучу бельгия тукуму

**Бельгиялык оор жүк ташыгычтар (брабансон)** – бул дүйнөдөгү эң кубаттуу тириүү «трактор». Ыйык жалына чейин 158–170 см, салмагы 700–1000 кг жетет. Аларга мүнөздүү болгон өзгөчөлүгү – көлөмүнүн чондугу жана булчундуулугу. Башы чарчылуу келет жана денесине салыштырмалуу кичирээк. Мойнун, ийиндерин жана кыска буттарын узун, коюу жүн баскан, төшү терең. Алар тез чоноёт. Жем, чөптү көп тандабайт, жоош, тасқактуу.

Өнү адатта темгилдүү бозомук тору болот, ал эми чымкий тору, күрөн, боз жана кула түстүүлөр чанда кездешет. Бул тукум жашыл өсүмдүктөрдүн мекени жана мыкты жайыттуу Борбордук Бельгияны байырлаган. Бельгиялык оор жүктөрдү ташуучу жылкы байыркы римдик оор салмактуу жана ошол эле учурда күлүк жылкылардын тукумунан келип чыккан. XIX кылымдын баш ченинеде ошолордон фландар, арден жана брабант тукумдары жараган. Бул тукумдардын кошулушунун натыйжасында 1885-жылы аттайын жылкы заводдору уюшулуп, 1887-жылдын жаңы тукумдун асыл тукум китеби түзүлгөн.

Оор жүк ташуучу бельгиялык жылкылар оор жүктөрдү ташуучу эң мыкты унаа болуп саналат. Жылкынын бул тукуму Түндүк Америкада өтө популярдуу, ал эми брабансондорду оор жүк ташуучу тукумду асылданыруу үчүн дүйнө жүзү боюнча керектешет, мисалы, шайр жана клайдедей тукумдары брабансонду аргындаштыруудан пайда болгон.

**Орустардын оор жүк ташуучу тукуму.** Бул тукум айыл чарбасына жумушчу күч катары пайдалануу үчүн мындан 100 жыл илгери Бельгиянын тоолуу аймагынан ардендерди алып келүүде башталган. Алардын санын тез арада көбөйтүүде ардендерден бөлөк брабансондун жөнөкөй тукумдагы бээлерин да кошуп жиберишкен. 1990-жылы Парижде өткөн бүткүл дүйнөлүк көргөзмөде жумушчу күч катары орустардын ардендери өзүнө көрүүчүлөрдүн көнүлүн бурган. Революциядан кийин арден тукумнадагы жылкылар азайып бараганда, оор жумушка ылайыкташкан, көрүнүшү жагымдуу, багууга оңой шарттагы жаңы тукумдарды чыгаруу колго алынган. Ардендерден көптөгөн айырмалалары болгондуктан, бул жаңы тукумдагы жылкыларды орустун оор жүк ташуучу тукуму деп атоо боюнча 1952-жылы ССРДин Айыл чарба министрлиги тарабынан расмий документ кабыл алынган.

Орустун оор жүк ташуучу жылкысынын башы женил, мандаій жазы, көздөрү жайдары; мойну булчундуу, кооз ийилип, узун келет; чокусу жалпак; жону жумурпу, жумшак, тұз, булчундуу; буттары узун эмес, күчтүү, тұғы сүйдаң; соорусы кенен; чандыры кыска; омуроосу балбан; артқы буттары бир аз ийилген; күйрук-жалау калын, узун.

Тұсұ – жәэрде, жәэрде-буурул, ал эми тору, тору-буурул, күрөн түстөр чанда кездешет, кәэде кара түстөгүлөрдү да көрүүгө болот. Алардын жүрүш-туруштары ылдам, мүнөзү жоош.

Оор жүк ташуу боюнча мелдеште алты жаштагы Форс аттуу айғыр 22 991 кг жүктү 35 м аралыкка сүйрөп, абсолюттук рекорд койгон.

**Америкалык кула (америкалык унаа) жылкы АҚШда өндүрүлгөн оор жүк ташуучу жападан жалғыз тукум.** Бул ту-



Америкалык кула ат

кумдун энеси кула түстүү Гренни Кемпир деп аталған бәә, аны 1911-жылы белгилүү чарбакер Гарри Лакин сатып алған. Америкалык ак кула тукумдун алгачкы төлү 1920-жылы алынған, аны Нельсон деп аташкан. 1944-жылы Америкада кула жылкынын Ассоциациясы түзүлгөн.

Америкалык кула аттар жүк ташуучу жылкылардың орто тукуму болуп саналат. Алардын бою ыйык жалауна чейин 140-165 см түзөт. Бәэлеринин салмыгы 640-720 кг, айғырлардың 720-800 кг жетет. Бул жылкылардың мандаій жазы, тик кулактары кыска, мойну жарашыктуу, денеси анча



Орустардын жүк ташуучу чоң жылкылары

узун эмес, жону балбан, карылуу буттарынын чакан түяктары жарапшыктуу.

Америкалык кула түстүү жумушчу аттардын жал-куйруктары агыш келип, териси мала кызыл. Айрымдарынын ак темгилдери болот. Көрүнүктүү белгилеринин бири – янтарь сыйктуу саргыч күрөн түстөгү бакыракай көздөрү.

Бул кула түстүү аттар жоош жана иштемчили келет, аларды мингич жана жумушчу күч катары пайдаланышат. Алардын турпаты көркем, жагымдуу. Баскан-турганды жөцил жана тынч. Мүнөздөрү иштемчили, ишенимдүү, элпек. Дрессировкага тез көнөт, адамдарга жакын болот.

Жылкынын бул тукуму Америкада етө белгилүү. Азыркы учурда булардын туризмийде, параддарда, кинематографияда жана цирктерде пайдаланышат.

**Шайр** – Борбордук Улуу Британиянын гравствосунда (Лестрширеде, Уорикширеде, Нортгемптонширеде жана Линкольнширеде) өндүрүлүп, Улуу Британияда кеңири тараалган эң кубаттуу оор жүк ташуучу тукум. Шайр көлөмү чоң, басыгы жай, бир тоннадан ашык салмактагы жана бою ыйык жалына чейин 170–190 см келет. Тусу кара, тору же боз; буттарындағы түгү жибек сыйктуу жылтылдап калың, адатта ак бакай болушат. Бул жылкылардын эң чоң тукумунун бирине жатат, мүнөзү жумшак, күчтүү, тез жетиilet жана иштемчили. Мынданай көлөмдүү, кубаттуу жылкыны оор жүк ташуучу тукумдардын арасындагы англиялык нагыз жентльмен деп атаса жарапшат.

Бул тукумдун кандайча пайда болушу алигиче бүдөмүк, бирок качан пайда болгону белгилүү. Англия 1066-жылдагы согушта женип чыккандан кийин өлкөнү башкарып калган Жеңишчил Вильгельмдин «оор жүк ташуучу» жылкыларынын тукумунан чыккан деп айтывлат. Андан кийин брабант жана фламанд тукумдарынан



Шайр

чыккан жылкыларды Англиянын айыл чарбасында жумушка чегере башташат.

Ал тукумдагы аттар бышты курагында эле өзүнүн салмагынан 5 эсे оор жүккүү тартууга жарап калышкан. Барап-бара жүк ташуучу машиналар менен тракторлор көбөйгөндө жумушчу аттар анчалык керектелбей калды, бирок шайр тукумундагы аттарды айыл чарбасынын айрым жерлеринде ушул күнгө чейин унаа катары пайдаланып келет. Ал эми анын сырткы көркү болсо Европада жылкы тукумдарынын көргөзмөсүнө такай катышып, шоу уюштуруунун бирден бир предмети болуп келет.

Дүйнөдөгү таанымал жылкылардын ичинен рекорд 1846-жылы Англияда туулган оор жүк ташуучу шайр тукумундагы Сэмпсон деген атка таандык. Төрт жашка келгенде аны «Мамонт» деп аташкан. Чемпиондун бою эки метр жыйырма сантиметр, салмагы бир мин беш жүз, жыйырма килограммды түзгөн.

**Арабдардын асыл тукум жылкысы** эң байыркы, эң таза жана дүйнөдөгү эң сулуу жылкы тукумунун бири болуп саналат.

Араб тукумундагы жылкынын бою анча эмес (ыйык жалына чейин 142–152 см), көрүнүшү адеми, кыймылы тез. Узундугу жерден ыйык жалына чейинки араплыктай, бели кыска, бел омурткаларынын саны бешөө.

Араб таза кандуу жылкыларынын түсү негизинен кула, тору, ак боз, ал эми кара түстөр сейрек кездешет. Кашка менен ак бакай аттар көп.

Бул жылкыга мұнәздүү болгон белгилери боюна жарашыктуу чарчы чалыш башы, узун мойну, жумурға мүчөсү, узуунан келген тұз соорусу, жибек сымал узун күйругу башка жылкылардан кескин айырмаланып, көрк кошуп турат.



Арабдардын аттарына мұнәздүү болгон дагы бир езгөчөлүгү – «короз» күйрук

Араб тукумундагы жылкылардың келип чыгышы жөнүндө бир топ уламыштар айтылат. Алардын эң белгилүүсү Мухаммед пайгамбардың ысмына байланыштуу. Ал эң мыкты деген аттарды аныкташ үчүн дүйнөдөгү ар кандай жылкы тукумун чогултуп, күмга короо карматып, 7 күнгө камап көёт. Аптанын аягында ичкеридеги жылкылар короону бузуп, жакын жердеги сууга жөнөштөт. Аны көргөн Мухаммед пайгамбар каттуу кыйкырык салганды, аттаптын күнү сусап турганына карабастан, 5 бээ кайра кайрылып келет. Азыркы араб тукумундагы жылкылар ошолордон чыккан деп айтылат.

Таза кандуу араб жылкылары байыркы жылкылардың тукуму болуп эсептелет, алар бедуиндер тарабынан биздин заманга чейинки IV – VI кылымдарда Араб жарым аралынын борбордук чөлкөмүнөн тараалган. Бул тукумду жаратуудагы өтө жашыруун иштер акыры өз жемишин берип, натыйжада бир нече кылымдан бери чөлдүү талаада чыдамдуу, ары сымбаттуу таза

кандуу жылкылар дүйнөгө атагы кетип, эл аралык көптөгөн мелдештерде байгеге әә болуп келатат.

Араб жылкыларынын чыгышы жөнүндө эки болжоо бар. Изділдөөлөрдүн биринде бул жылкылар Араб жарым аралындагы Нежд чөлкөмүнде (азыркы Сауд Аравиясынын аймагында) жашаган жапайы жылкылардың тукуму деп айтылат, бөлөк пикирде бул жылкылар Кичи Азия менен Түндүк Африкада байыркы жылкылардың тукумдарын адамдар тарабынан аргындаштыруу жолу менен алынган деп айтылат.

Араб жылкы чарбасынын жол-жобосу боюнча бул тукум жөнүндө алар адамдардың ишенимдүү шериги катары сыйпатталат. Алардын тулкесу сымбаттуу, кыймылы тез, кулактары кыска, сөөктөрү бекем, түмшүгү кургак, каралжын тутөгү көздөрү бакыракай, таноолору «арстандын оозундай» кенен, моюну узун, сандары булчундуу, көкүрөгү омуролуу, жону узун, кабыргалары ичке, узун шыйрактары кубаттуу, тяжкындык кара, жалдары ичке, сүйдан, күйругунун кылдары калың, түп жагы жоон, уч жагы ичкерип кетет.

Бул тукум колго багылган жылкылардың ичинен эң көп жашагандар болуп саналат. Айрымдары 30 жылга чейин жашайт. Бээлери карыганга чейин тууйт жана төлдүү келет. Булар жылкынын жаңы тукумун аргындаштырууда көп колдонулат.



Араб таза кандуу жылкыларынан кара түстөгүлөрү чанда кездешет

Азыркы мезгилде бул тукумдун уч түрү бар: хадбан, көхейлан, сиглави.

Таза кандуу араб тукумунун жылкыларынын кабыргасы 17 (калган жылкылардыкы – 18); омурткалары 5 (калган жылкылардыкы – 6) жана күйрүк омурткалары 16 (калган жылкылардыкы – 18).



Англиялык таза кандуу жылкы

Англиялык таза кандуу жылкы – биологиялык көз караштан алыш караганда алар таза кандуу эмес, анын канында араплашмасы көп, бирок Чыгыш жылкыларынын каны көбүрөөк. Улуу Британия убагында күчтүү держава болуп турганда мингич жылкылар атчан аскерлерге, ошондой эле көңүл ачуу салтанаттарында абдан керектелген. Аскер бөлүктөрүндө бойлору бир катар болгон аттар тандалып алынган. Бул мингич аттар убагында Англияга Чыгыштан алыш келишкен уч тукумдан тараалган. Ипполог окумуштуулар ушул күнгө чейин бул мингич күлүк жылкылардын тукуму кайсы уч айгырдан тараалгын табыша элек. Алардын аталыштары гана сакталып калган: Дарли-араб (Darley Arabian), Годольфин-араб же бербер (Godolphin Barb) жана Байерли-Түрк жана (Byerly Turk), бүгүнкү күндө (Дарли, Годольфин) буларды араб тукумунан

деп ишеничтүү айтууга болот, ал эми түрк (Байерли) тукумун кошууга болбойт. Англиялык таза кандуу жылкыларды өтө чебердик менен тандашып, 300 жылдын аралыгында аталган тукумдагы жылкылар бардык көрсөткүчтөрү боюнча талаптарга жооп берет. 1793-жылдан бери асыл тукум китебинин тизмесине жогорудагы уч айгырдын тукумдары гана жазылып, бөлөк төр кошулууга тыюу салынган.

1793-жылы бул жылкынын асыл тукуму жөнүндөгү китептин биринчи тому жарык көргөн. Ушул китепке алиги учөө: Эклипс, Хэрод жана Метчем тукумдарынан бөлөк кайсы жашта болсо да бөлөк тукумдагы жылкылардын жазылууга акысы жок экендиги жазылган. 1821-жылы аталаан тукум расмий түрдө таанылган.

Таза кандуу мингич тукуму сырткы келбетесинин барабардыгы менен өзгөчөлөнүп турат. Бээлериинин ортоочо бою ыйык жалына чейин 160 см, төшүнүн жоондугу 184 см, шыйрагынын жоондугу 19,5 см. Башы чакан, көздөрү бакыракай, кулактары кыймылдуу, моюну узун, омуроосу терен. Денесинин узундугу жерден ыйык жалына чейинки аралык менен бирдей. Шыйрагынын сөөгү катуу, тарамыштуу. Түсү тору, жәэрде, кара; боз өндүүсү сейрек кездешет. Жүрүш-туруш кыймылы тез, кайраттуу, арасында чалпоолору да бар. Таза кандуу мингичтер көп тукумдардын жакшырышина таасирлерин тийгизип келет. Чалыш жылкылардын мингич тукумун алыш учун таза кандуу жылкыларды пайдаланышкан.

Англис тукумдагы таза кандуу күлүкту бөлөк тукумдагы күлүктөр менен биргө чабууга болбойт, себеби, таза кандуу жылкылар башкаларга караганда тез жүгүрөт жана карылуу келет. Таза кандуулардын жүрөгү чон, өпкөсү да көлөмдүү болот. Ал күлүктөр жай турганда жүрөгү мүнөтүнө 60 жолу какса, жүгүргөндө мүнөтүнө 140ка чейин жетет.



Ахлатекин жылкысы

**Ахлатекин жылкысынын түбү** байрык Несей жылкысынан тараплан. Несей жылкыларын Персияга алыш барышканда, булар ал жердегилердин жылкы чарбасына чоң таасир тийгизген, ал эми персиалыктар аталган жылкыларын өтө сыйымык тутушкан. Андан соң несей тукумундагы жылкылар тандалып алынып, азыркы ахлатекин тукумунун түбү болуп санаат.

Ахлатекин тукумундагы жылкылардын мекени – Каракум чөлүнө чектеш жайгашкан Түркмөнстандын түштүк бөлүгүндөгү Ахлатекин оазиси. Ахлатекин тукумундагы жылкылар болжол менен мындан 5000 жыл мурда пайда болгон. Ар кандай социалдык-экономикалык жана тарыхый шарттардын натыйжасында түркмөн эли өздөрүнө жогорку сапаттагы мыкты аттарды өндүрүүгө күдүреттеп жеткен. Ахлатекин тукуму таза кандуу жылкылар болуп эсептелет, анткени миндерген жылдардан бери бул тукумундагы жылкыларды бөлөк тукумдар менен аралаштырышпаган.

Орто Азиядагы ахлатекин айтырлары Персия аркылуу Турция менен Европага тараган. Бул «кереметтүү», «кудайдын амиринен жааралган», «касиеттүү», «асмандын» жылкылары биздин заманга чейинки 1ミニнчи жылдардан бери даңталып келет. Байрык жана Чыгыштын ақындары аталган жылкынын тукуму жөнүндө нечендерген аңыздарды жаратышкан, Искедер Зулкарнайн менен кытай императору аскерлерин жиберип, бул жылкыларды алыш кетүүгө

аракет жасашкан. Мындан жылкыны уйур-дө багууга болбойт. Алар кышкысын жыллуу сарайларда багылусу шарт. Ахлатекин жылкылары байыркы кездерде карыгыча көп жашка чыгышса да ээси тараптан денесине камчынын тагы түшпөгөн. Адам өлгөндө мингич атын ээси менен бирге көмүшчү. Алардын ылдам жүрүшү, чыдамдуулугу жана чаалыкпаган сөпратты нечендерген кылымдар бою көчмөн түркмөндөрдүн ишенимдүү шериги болуп келген. Чөлдүү түркмөн жергесинде мыкты күлүк аты аны бүт аймакка даңкын чыгарган.

Ахлатекин тукумундагы аттар өзүнүн ээсинен башка адамды жакын жолотпойт, тиштеп, тээп жиберет. Алардын мындан мүнөзү аскер аттарында өтө баалуу, ахлатекин тукумундагы жылкыларды ат спортунда чанда пайдаланышат.

Ахлатекин жылкысынын бою 160 см келет, денесинин узундугу 165 см га жакын, көкүрөгүнүн жоондугу 175–190 см, шыйрагынын жоондугу 19–20 см. Бул тукумунден дөнсөн ичке, көкүрөгү терен, бели алдыга бир аз жантайыңкы, буттары узун, ичке. Көкүлү, жалы жана куйругу ачна коюу эмес, бутунун бакайы жана чачыласы болбойт, денесинин түгү кыска, кулупруп жылтылдак. Тору, боз, кула, кара жана жээрде түстегүдөрү көп кездешет.

Ахлатекин тукуму кайраттуу жана элпек болот. Ал кыска аралыкка тез чуркайт жана ар кандай тоскоолуктардан секирүүгө жөндөмдүү. Бул аттар чыдамдуулугу менен айырмаланат, ысык климатты оңой көтөрөт, алар көп азыкты керектешпейт, аттугүл сууга да чыдамдуу келет.

**Андалуз тукуму.** Бул тукумудун мекени – Түштүк Испаниянын Андалуз аймагы. Андалуз жылкыларынын башы көркүтүү, мойну жоон, сулуу, ийиндери балбан, денесинин бөлүктөрү бири-бирине шайкеш келип, көркөм. Буттары узун, бекем. Куйругу кыска. Бою ыйык жалына чейин

155-165 см. Түсү кула, боз же тору. Булардын элпектиги, кыймылдарынын коодугу, чыйрактыгы мингич аттардын эн жогорку үлгүсү катары кабыл алынат. Мындан тышкaryы андалуздар ар кандай шоу же салтанаттарда көп колдонулат (салтанаттарда минип чыгуу үчүн Испаниядан Европа өлкөлөрүнүн жана орустардын монахтарына бекерен жеткирилбесе керек).

Байыркы был келишимдүү тукум испан жылкылары менен тұндук африкалық жылкыларды аргындаشتыруудан келип чыккан. Булардын таза кандуулары XV кылымда «өздөрүнө» өндүргөн монахтарга карыздар. Адеми көрүнүшүн, кубаттуулугун жана мыкты өзгөчөлүктөрүн алар араб жана бербер тукумундагы жылкылардан алган. Асыл тукумду өндүрүү иштери негизинен Испаниянын Андалуз аймагындағы айыр-өндүрүгчтөр багылган Морателла жана Херес жылкы заводорунда таандык. Бул тукумдарды ошондой эле Португалияда, Францияда жана Тұндук Африкада да өндүрушөт. Андалуз аттарын испандык ат оюндарынын атактуу мектептеринде сейилдөө катары колдонулат, анын элпек мүнөзү жана көркөм турпаты аларга кинематографиянын жылдызы катары сыймык алып келди.



Андалуз жылкысы

Цирк оюндарына андалуз тукумундагы аттар туура келет. Алардын негизги касиеттери – тез жүгүрөт, жоош, акылдуу жана дрессировкага бат берилет.



Таскактуу орлов жылкысы

**Таскактуу орлов тукуму** – женил арабага чегилүүчү орус жылкысы. Анын өзгөчөлүгү – дүйнөдө тенденши жок таскактуу күлүк. Орлов таскактуу жылкысы 1776-жылы Россияда Хренов жылкы заводунда анын эсси граф А. Г. Орлов тарабынан өндүрүлгөн. Алексей Орлов отставкага чыккандан кийин бүт өмүрүн асыл тукум жылкыларды өндүрүүгө жумшаган. Ал араб күлүктөрүнүн сулуулугун, ийкемдүүлүгүн, датчан, голландия, норфольк, макленбург тукумдарынын көлөмүн, кубаттуулугун жана таскактуу касиеттерин бир эле жылкыда болуусун көздөгөн. Максатына жетиш учун ал аталган жылкылардын түрлөрү менен өтө машакаттуу аргындаشتыруу иштерин жүргүзгөн. Жаңы тукумду негиздөөчү Каймак аттуу айыр болуп саналат. Анын скелети Хренов жылкы заводунда көпкө сакталып туралуп, кийин жоголуп кеткен. XIX кылымда жана XX кылымдын башында орлов таскактуу жылкылары өтө белгилүү получу. 1913-жылы бул тукумдагы жылкылардын саны Россияда 36 миллион болуп саналган. Таскактуу орлов тукумун сактоо боюнча 1996-жылы Эл аралык Коомдук Кеңеш түзүлгөн.

Таскактуу орлов тукуму да өз алдынча уникалдуу. Бул Россияда өндүрүлгөн тукумдардын төл башы, анын генефонду саналуу, себеби өз мекенинен башка жайларда өндүрүлбөйт.

Бул тукумдун ыйык жалына чейин 161, 1 см, узундугу 164, 2 см, төшүнүн жоондугу 184, 9 см, ал эми шакшак сөөгүнүкү – 20, 3 см. Баштары чоң, жаактары узун: ден чеке, түмшугу бир аз ийилген. Көздөрү чоң, бакыракай, тик қулактары узун. Мойну жоон, узун, кооз, жалдуу. Денеси жоонунан келип, аяктары узун, сөөктөрү бекем, түяктары чоң. Жал-куйругу туюу, узун, шыйрагында чачысы бар.

Таскаクトуу орлов тукуму көбүнчө ак боз же темгилдүү боз болуп, жал-куйругу көгүш ак келет. Тору, кара, ак кула түстөр кем кездешет.



Тракенен жылкысы

**Тракенен** – XVIII кылымда немистердин мамлекеттik Тракенен жылкы заводу тарабынан чыгарылган чалыш тукуму. Тракенендин башы көркөм, мандайы жазы, түмшугу ичке, мойну менен денеси узун, омуроосу, буттары кубаттуу, көркүү. Үййик жалына чейин 159–172 см. Тусу негизинен кара тору, кара же карагер, ал эми жээрделири чанда кездешет. Бул жылкылар турпаты сөөлөттүү, кыймылы тез жана жакшы секирет, чыдамдуу, кубаттуу, иштерман. Аталган тукумду чыгаруу жылкыны жанындай көргөн Пруссиянын королу Фредерика Вильгельм Биринчиин демилгеси менен 1732-жылы колго

алынган. Тракенен тукуму жергиликтүү чыгыш пруссиялык жөнөкөй, бирок чыдамкай «швейка» бээлерин таза кандуу араб, англия жана түркмен айгырлары менен аргындаشتырууда ишке ашкан. Жаңы тукумду чыгарууда жылкыларды тандоо талабы етө каттуу коюлган: асыл тукум китебине сыноолордон эч тоскоолсуз откөн бышты менен кунандар гана жазылууга абылуу болгон. Жаңы тукумдун мыкты, тандамалдарды Тракенен заводуна жөнөтүлгөн, ал эми начарыраактары жеке адамдар менен мамлекеттik жылкы заводдоруна берилген. Ошентип селекциялык етө катаал тандоонун натыйжалысында пруссиянын армиясына керектүү аттардын тукуму пайда болгон. Дүйнөлүк экинчи согуш учурунда Тракенен жылкы заводу кыйрап калган, бирок 1945-жылы Чыгыш Пруссиядан немистер жер көрөндо жылкынын бул тукуму сакталып калган. Ал жылкыларды Германияга алып келишип, тракенен тукумун ушул кезге чейин өндүрүү колго алынган. Классикалык ат спортунда тракендер кийинки кезге чейин алдыңкы байгелерди бербей келген, ал эми Батыш Европада денеси оор тракен аттарына кызыгуу бара-бара солгундан калганы байкалат, бирок Россияяда бул тукум мурдайгыдай эле популярдуу. Тракенен айгырлары көп жерлерде жылкы тукумун жакшыртуу үчүн колдонулат.

Тракенен тукумундагы жылкылар Германияда бөлөк кандарды кошпостон өндүрүлгөн бирден бир тукум. Өндүрүшкө таза кандуу тракенен жана араб күлүк айгырлары колдонулат.

**Кыргыз жылкысы** негизинен монгол тукумуна таандык. Бул Орто Азияда эң көп тараалган жылкы тукуму. Бул жылкы тукумунун эн мыкты касиети болуп анын чыдамдуулугу. Булар жем-чөлтү көп тандабайт, ысыкка, ачкалыкка чыдамдуу, алыс аралыкты басып оттүүдө оной менен чаап-

лыкпайт. Чөл, күндүн аптабы, суунун каатчылыгы – мындай ат менен сапарга чыккан жолоочуга тоскоол боло албайт.

Кыргыз аттары чыдамдуулуктан бөлөк да бир нече касиеттерге ээ. Маселен, бул жылкы тукумунун мүнөзү жоош, элпек, эссиине тез көнөт, эң башкысы – жайытка коё бергенде качып кетишпейт, ишенимдүү. Жайыт издең жылкы үйүрү айылдан бир нече ондогон чакырым алыс кетип калганда ээлери алардын артынан издең барган эмес. Айгыр өз үйүрүн ууру-бөрүүн сактап, кийинки жылбы жаз менен жылкынын башын түгөл бойдон жаңы төлдөрүн кошуп, конушуна айдал келген окуялар болгон.

Кыргыз жылкыларынын мыктысы болуп адай тукуму саналат, бул кыргыздардын адай уруусунун атынан келип чыккан. Бул жылкылар карылуу, шамдагай. Кыргыздын элдик чыгармаларында эр жүрөк жоокерлер менен кошо алардын жоого минген аттары даңталат.

Алардын дene түзүлүшү чымыр, жогоруда эскертилгендей, чыдамкай

жана күлүк. Кыргыз жылкыларынын арасында жорголор көп болот, ал эми мындай аттар элде жогору бааланат. Алардын кыймылы аяктары жерди элеп бараткандай элес калтырат. Бөлөк тукумдагы жылкыларды мындай жорго жүрүшкө жасалма жол менен көндүрүштөт, ал эми жорго мингендер канчалык алыс жол басса да талыкшыбайт. Кыргыз тукумнадагы жылкылардын көрүнүшү көркөм, денеси пропорционалдуу. Жону кыска болгону менен балбан; балтырлары булчундуу; буттары тарамыштуу. Булардын дагы бир артыкчылыгы – түяктарынын бекемдиги, узакка созулган жүрүштөрдө такалабаса деле болот. 20–30 вёрст ара-лыктагы ат чабышта бир вёрстту (бул – 1,067 км) «Кыргыз» орто эсепте 1 мүнөт 36 секундда басып отёт.

Кыргыз тукумнадагы жылкылардын дene ёсушу менен мактанууга болбайт. Кыргызстанда алардын чыгыштан батыш тараапка ёсушу байкалат. Тоолуу жана бийик тоолуу Тянь-Шань аймагында бул жылкылардын дene түзүлүшү төмөндөп баратка-



нын байкоого болот. Ал эми Чүй жана Талас өрөөндөрүндөгү айрым жылкылардын көлөмү чоңооп, бойлору 139 см га чейин жеткендерди кезиктириүүгө болот.

Кыргыз тукумундагы жылкылар ке-чирээк жетилет (каруу-күчкө 5–6 жашында толот), алар жыл бою жайытта оттоп, колду карабайт. Алардын ден соолугунун мыкты болушу ээлерине артыкбыш түйшүк жаратапайт.

Бул жылкылардын тукуму адамдар дарылыкка пайдалануучу сүтү жана кымызы менен белгилүү. Алар сүттүү келишет, кымызга суткасына 5–6 литр сүт берип, калганын кулундары эмет.

Кыргыз тили байыртадан мал чарбачылыгы жана ат спортундагы лексика менен байланыштуу. 1984-жылдагы ат спортуна байланыштуу кыргыз тилиндеги лексиканы изилдегендө аттардын жашын билдириген ондон ашык аталаштар айтылган.

**Карачай тукумундагы жылкы** XVII–XVIII кылымдарда Түндүк Кавказдагы көчмөндөрдүн унаа катары пайдаланган жылкылардын тукумунан элдик селекция аркылуу пайда болгон. Аталган тукумдун келип чыгышына чыгыш жана батыш бөлүктөрүндөгү, ошондой эле араб тукумундагы айырлар колдонулган. Азыркы карачай тукумундагы жылкылар чымыр, дene түзүлүшү ичке, катынцы жана тоолуу аймакка ылайыкташкан. Аларга мүнөздүү көрүнүштөрү: түмшугу бир аз ийилген, кулактары тикчикий, моюну өтө узун эмес, чымыр; жону күчтүү, соорусу булчундуу; көкүрөгү терен, кенен; буттары ичке, күчтүү, түяктары бекем; жалкуйругу узун, калың, көкүлү тармал келет. Ыйык жалына чейин 153–158 см. Түсү кара тору, каралжын, кара; темгилдүүлөр чанда кездешет.

Жылкынын бул тукуму жөнүндө Кавказдын тоолуу чөлкөмүнө келген саякатчылар, аскер адамдары, окумуш-



Карачай жылкысы

туулар жана изилдөөчүлөр өтө кызыгуу менен сез кылышкан. 1877–1878-жылдардагы орус-турк согушунда миңге жакын карачай жоокерлери катышып, алар минген аттар эн жогорку бааны алышкан. Карачай тукумундагы аттар орустун атчан аскерлер бөлүктөрүндө Альпы тоолорун ашканда, Шипка учун болгон

Тоолук адамдардын жашоо турмушунда карачай тукумундагы жылкылар бир нече касиеттерге ээ: чыдамкай, шамдагай, кубаттуу, күлүк, колду көп карабайт, жүгүргөнү женил, төлдүү.

салгылашта, 1905-жылдагы орус-жапан согушунда жана улуу Ата Мекендик согушта өздөрүнүн чыдамдуулугун көрсөтүшкөн. Азыркы мезгилде карачай аттары Карачай-Черкес республикасында өндүрүлүп, ар кандай жумуштарга чегилет, көбүнчө асыл тукумданырууга пайдаланышат (карачай тукумундагы жылкыларды дон жана тверь тукумдарын чыгарууга пайдаланышкан). Алар Кавказдын чек арачыларына кызмат етешөт жана улуттук ат спорт оюндарында колдонулат, жылкы заводунун айрымдарында, ошондой эле Россиядагы, Чехиядагы жана Германиядагы жеке чарбаларда өтө популярдуу.

**Марвари жылкылары** индия фольклорунда көп кездешет, анткени билүү түкүм индия жергесинин Марвари аймактында пайда болгон. Уламыштарга караганда билүү түкүмдүү негиздөөчү Калабаредеги монастырдын кечили деп саналат, марвари түкүм илгери-илгери аттарды «шамал» деп атаганда эле пайда болуптур.

Көп мезгилигэ чейин буларды Индиянын түндүк-батыш тарабындагы Марвар штатында гана ёстуруп келишкен. Аталган аймак Туркмөнстан, Өзбекстан жана Афганистан менен чектешип турғандыктан марвари түкүмүнүн түбү ошол жердеги жылкылар жана араб түкүмү менен аргындашкан.

Марвари түкүмдөгөн жылкылардын дene түзүлүштөрү окшош болгону менен алардын өңү-түстөрү ар кандай. Алар кула, карагер, тору, күрөң болушу мүмкүн. Бул түстөр аталган түкүмгө таандык өндөр болуп саналат. Индияда эн көп тараалгандар жээрде жана карала аттар.

Бул түкүмдөгөн аттардын өзгөчөлүгү – алардын кулактарынын түзүлүшү.



Марвари жылкысы

XVI күлүмдөн монголдор Индияны басып алышп, ал жерде жылкы түкүмдарын аргындаштыруу жана аталган түкүмдүн сапатын жакшыртуу иштери жүргүзүлгөн. Марвари түкүмүн жакшыртуу максатында түркмөн жылкыларын пайдаланышкан, анын натыйжасында көптөгөн жылдар бою калыптанып калган түкүмгө жаңы касиеттер пайда болгондукун байкашкан. Ошентип



бул жылкынын тукуму жакшыртылғандан кийин аларды жоого каршы чабулдарга минишкен жана королдор менен феодалдардын көңүл ачуу салтанаттарына пайдаланышкан. Кийин марвар тукумундагы жылкылардын каны касиеттүү деп табылып, алар ыйык жаныбар катары кабыл алынгган. Ошондуктан бул аттарды «касиеттүү» кандулар макамын алып жургөндөр гана минип келишкен.

Марвар жылкысы құчтүү жаныбар, анын териси жука келет. Мындаи артыкчылығы алар ысық аттап менен суунун жетишиздигин оной көтерүп кетишет жана жүгүрүшү да тез экени белгилүү. Әбдү аз чөлдүү аймактарда чыдамдуулугу алардын аброюн көтерүп турат. Бул жылкыларды такалоонун анчалық зарылчылығы болбайт. Марваринин бөлөк жылкылардан кескин айырмачылығы – омуроо сөөгү бир аз жантайыш келет. Ал күмдүү жерден буттарын оной шилтөөгө ынгайлашкан.

Марваринин дагы бир өзгөчөлүгү – алардын кулактарынын түзүлүшү, учтары ичине бүктөлүп турат. Азыркы учурда бул тукумдагы аттардын бою климаттык өзгөчөлүккө карата ыйык жалына чейин 145–160 см түзөт.

**Шетленд пониси** жылкынын байыркы тукумдарынын бири. Палеолит доорунда эле Шотландиянын тундук-чыгышында шетлен понисине окшогон жылкылардын үйүрлөрү жашаган. Шетленд пониси британдык колго уйрөтүлгөн кельт тукумунан чыккан деген божомол бар. Шетленд понисинин эргежел болуп калышына өзгөчө аердин эң жагымсыз климаты таасир эткен, шетлен аралдарындагы жер кыртышынын катаал шарттары жылкынын бул тукумун эргежел болууга аргасыз кылгандыгы айтылат. Бул аралдардын тыш дүйнө менен катышы болбондугу да понилердин өрчүп-өнүгүшүнө түрткү болгон.



Шетленд пониси

Адегенде шетленд понилери аралдан тышкary жактарда анчалық деле маанилүү эмес болучу. Кийин, XIX кылымдын орто ченинде понилер Англия менен Шотландияга тарай баштайт. Бойлору кичинекей болгон соң аларды жер алдындағы жумуштарга чегип, сыртқа көмүр жана коргошун кендерин ташып чыгарууга пайдаланышкан. Ден соолуктары чың жана иштерман болгондуктан бул эргежел жылкы тукуму бүт дүйнөгө таанымал болуп калды.

XIX кылымга чейин шетленд тукумун өндүрүүдө бөлөк кандар менен аралашпай, таза болуп келген. Аларды өзгөчө балдардын оюндарында кенири пайдаланышып, бул тукумду өркүндөтүү колго алынгган болучу.

XIX кылымдын орто ченинде Сомберг жарым аралы менен Майнланд ара-лында шетленд пониси менен фьорд айғырларын аргындаштыруунун натыйжасында Сэмберг деген тукумдагы жылкылар алынган. Йыйк жалына чейин 130 см түзгөн бул понилер шетленд тукумунун эң чондору болуп калды. Болжолдо ошол эле кезде Фитлар ара-лында араб жылкысынын айғыры жана «Боливар» аттуу мустанг айғырдан алынгган фитлар тукумундагы жылкылар пайда болгон. Бул тукумдун жылкылары ыйык жалына чейин 120 см жетип, башка пони тукумдарга салыштырмалуу турпаттуу, күлүк жана темпераменттүү.

Ошентип шетленд понилери 2 түргө бөлүнөт: А түрүнө (негизги базалык

түрү) бул жаныбарлардын бойлору 107 см чейинкилер, ал эми Б түрү (арғындаштырылган түрү) 107 смден 120 см ге чейинкилер кирет.

Англиялық «Шетленд понилеринен асыл тукум коомунун китебинде» төмөндөгүдөй талап жазылган: пропорциональду чоң эмес башынын мандайы жазы. Профилинен караганда тумшугу түз (ири же чортон тумшук эмес).

Шетленд аралдарынын расмий гербинде жалы сапырылып, кош аяктап тик турган аттын сүрөтү тартылган. Аралдардан понини бардык жерлерден: жолдордун жээгинде дөң-түздөрдө, пляждарда оттоп жүргөндөрүн көрүүгө болот.

**Хэкни** – мыкты жүрүшү менен белгилүү болгон британдык жылкылардын тукуму. Алар норфолк жана йоркшир тукумдарын чыгыштын жана английялык таза кандуу жылкылары менен аргындаштыруунун натыйжасында XVIII күлгүмдөй пайдаланылган. Бул тукумдун түпкү атасы

1762-жылы туулган Скот Шейле болгон. Ал Флаинг Чайлдерстин небереси, кадимки Дарлей Арабиандын түз тукуму. Өз мезгилинде хэкни тукуму таскаクトуу стандартбренд, уэльс пониси жана дейл тукумдарын калыптаандырууда чоң таасирин тийгизген. Хэкни тукумун жакшыртуу менен бирге таскаクトуу норфолк тукумунун базасында понилердин жумушчу түрлөрүн да чыгаруу колго алынган. Адегенде бул жаны тукум жылкыларды аргындаштыруунун белгилүү адиси Кристофер Вильсондун ысымына байланыштуу Вильсон пониси деп аталган, азыр болсо хэкни пониси деген атальш менен белгилүү. Бул тукумдун тышкы көрүнүшү хэкни жылкыларынын кичирейген көчүрмөсү катары байкалат. Ошентип хэкни понисинин бою ыйык жалына чейин 140 см га чейин болсо, аттардык 141–160 см болот. Хэкнинин тумшугу бир аз ири, ичке, көркүтүү, көздөрү чоң, кулактары чаккан. Дене түзүлүшү компактуу, куйрук түбү қыска, жүнү жылтыр. Негизги түсү – карагер, кара жана жээрде. «Хэк» деген атальш анын етегөн кызматына карата арабага кошулуучу (англисчe hack – арабага чегилүүчү) деп айтылат. Чынында элэ хэкни тукумундагы аттар жана понилер ка-



Хэкни – мингич ат

ретагы чегилгенде жарапып калат. Темир жолдордун курулушу менен бул түкүмдагы жүк ташуучу аттар мурдагыдай көп керек-телбей калды.

Хекни түкүмү Хекнини сүйүчүлөр коомуна түздөн-түз карыздар, ал коом 1883-жылдан баштап, аталган түкүмдү көбөйтүү жана элге жайылтуу камкордугун көрсөтүп келет. Хекни аттары драйвинг менен машыккан спорт сүйүчүлөр арасында өтө белгилүү.

**Поло-пони.** Тарыхы: 1850-жылдарга жакын Кылькутада жашаган Англиялык чай плантаторлор Азияда 2000 жылдан ашуун белгилүү болгон поло жылкысын көрүп, ага абдан кызыгып калышат. «Поло» деген сөз тибеттикерче топоздун жүнүнөн жасалган топту ruhi деп аталышынан чыккан. Ал манипурий түкүмүн Индияга татарлар алышп келишип, «поло» оюну ал жerde кылымдап ойнолуп келген.

Индиянын Ассам жана Бирманий штаттарынын ортосундагы Манипуре фе-

деративдүү штатында аталган понилер же монгол түрүндөгү понилер ушул кезге чейин поло оюнунун башкы каармандары болуп саналат. Түркмәнстанда пононин түркмөн түкүмү, Африкада – басуто, араб мамлекеттеринде – араб түрлөрү пайдаланылат. Азыркы ойнолгон бул оюндуң баштапкы эрежеси Диспурда, Ассамда (Индия) 1859-жылы дүйнөдөгү эң алгачкы поло оюнун негиздеген Силчар клубунда иштелип чыккан. Аталган оюн батышка англичандар тарабынан жеткенде, пони түкүмүн атайын өндүрүү иштери колго алынган: 1893-жылы Улуттук пони коому негизделип, поло үчүн пони түкүмүнүн селекциясы уюшулган.

Дартмур, нью-форест жана коннемар түкүмү чакан бойлуу таза кандуу мингичтер менен аргындаштырышкан. Андан соң Хурлингемдеги поло Клубу тарабынан оюндуң эрежелери жаңыдан иштелип чыгып, 1899-жылы англосактар оюнга минилүүчү поло-понинин бою 1,47 см ден ашпоо керектигин бекитишкен. 1916-жылы американалыктар бул эрежени бузуп, Аргентинада өстүрүлгөн понини пайдаланыш үчүн алардын боюн 1,55 см ге чейин көтө-



Поло-пони

рүшкөн. Ал тукум оюн учурунда жакшы көрсөткүчтердү жаратышкан, андан калса алардың баасы да арзаныраакка түшкөн.

Бул оюн британиялық баскынчылар тарабынан 1877-жылы Аргентинада уюшулуп, оюн бул өлкөдө өтө популярдуу болгондуктан, элүү жыл бою ушул спорт боюнча Аргентина бириңчиликти бербей келген. Түбүй байыркы испан жергесинен чыккан түштүк американлык Криолло жөнөкөй тукумун мингинге ылайыкташкан таза кандуу жылкы менен аргындаштырылган. Натыйжада поло оюну үчүн эң мыкты пони тукуму пайда болгон: күлүктүгү, элпектиги, баамчылдыгы, чыдамдуулугу жана шамдагайлыгы менен бөлөктөрдөн алда канча айырмаланып турат.

Кээ бир поло-пони өздөрү да оюн менен алектенишет. Поло оюнунун расмий эрежесинде «пони гол» деген түшүнүк бар, ал пони туягы менен топту тээп, каршылышынын дарбазасына киргизгенин аташат. Мындаи гол көрүүчүлөр тарабынан өтө жогору бааланат. Таланттуу поло-пони ойногондо бардык күчүн жумушап, адам сыйктуу эле өтө берилип ойнот.

**Фалабелла.** Жылкынын мындаи кичинекей тукуму дүйнөдөгү сейрек кездешчүлөрдөн болуп саналат. Ал мындан жүздөгөн жыл мурда Буэнос-Айрестеги ранчодо өндүрүлгөн.

Бириңчи жылкы заводун негиздеген Ньютон аттуу ирландык адам болгон, анын кызы сеньор Хулио Фалабеллага чыгып, бул жылкы тукуму ошонун ысмына коюлган. Ал чөлкөмдө суу анын гана ранчосунда болгон. Бир жолу сууга кичинекей пони келип калат. Ньютон аны кетирбей, бағып алат. Болжолдо ошол тырмактай шетленд тукумундагы пони фалабелланын түп атасы да болушу мүмкүн. Дагы бир аңыз боюнча сеньор Хулио Фалабелла табияттын кырсытына кабылыш, сырт дүйнөдөн кол үзүп, ачкадан жүдөгөн бир нече

шетленд тукумундагы понилерди Андадан таап алган болот. 1868-жылдан тукумдастыруу иштери жүре башттайт. Ойдогудай тукум алуу машакаты көпкө созулат. Азыркы фалабелла тукумун алгыча бир канча тукумдарды аргындаштыруу жүргүзүлгөн. Фалабелла тукумундагы жылкылардын үчөзгөчөлүктөрү бар: бул аттардын генетикасында эргежээлдиктин каны бар; экинчиден, бээлери кулунун 12–13 ай көтөрөт, ал эми башка жылкы тукумдары 11 айда тууйт; үчүнчүдөн, бул тукумдун кабыргалары менен омурткалары калган жылкылардан экиден кем. Фалабелла эң кичинекей тукум болуп эсептелет (ыйык жалына чейин 75 см), бирок турпаты кичирейтилген чон жылкынын элесин калтырат. Негизги селекциялык борбору Аргентинада жайгашкан. Ар кандай түстөрүн кездештиругө болот. Фалабелла жоош, элпек жылкы. Алар акылдуу, аракетчил жана жакшы секирет. Бойлору өтө эле кичинеликтен аларды балдар да минбейт, айрым кездерде кол арабага чегилгенин учуратууга болот, көпчүлүгү ўй-бүлөлөрдө аларды кооздук үчүн багышат.



Фалабелла

Гиннестин рекорд китеби 2006-жылы Тумбелин аттуу кичинекей атты эң кичинекей деп атаган. Ал 2010-жылга чейин бул наамы өзгөрүлгөн эмес. Азыр анын бою кырк үч сантиметр, салмагы жыйырма алты килограмм.

## АТ СПОРТУ

Ат спорту спорттук мелдештердин байыркы түрлөрүнө кирет. Ат спортунун башталышы Байыркы Грецияга таандык. Аттарды кош дөңгөлөктөргө чегип жарышшу адамдарды өзгөчө кызыктырган. Ат спорту кийинчөрөк байыркы олимпиалык оюндардын бир бөлүгү болуп калды.

Спорттун бул түрү XVI күлгүмдө Аиталияда адистик катары таанылган. Неполдо, Версалда жана Мадридде тарыхта алгачкы жолу ат спорту боюнча мектептер ачылган. Кийин ат спорту менен машыгуу бүтүндөй Европага тараган. Ат үстүндө бекем олтуруу XVIII–XIX күлгүмдөрдө дво-ряндык үй-бүлөлөрдө этикет, фехтование жана музыка үйрөтүү менен бир катарда турган.



Конкур

1900-жылы ат спорту Парижде өткөн Олимпиалык оюндардын программасына кошулган. Анда программага: тоскоолдуңтардан жана узундук менен бийиктике секириүү оюндары кирген. 1904-жана 1908-жылдарда ат спорту Олимпиалык оюндарга катышкан эмес. Жайкы Олимпиалык оюндарга 1912-жылдан баштап та-кай киргизилген. 1921-жылы Ат спортунун эл аралык федерациясы уюшулуп, ага 110 улуттук федерация кирген.

Ат спорту – көрүүчүлөргө кызыктуу, күйөрмандары көп спорттордун бири. Ал адамдарды физикалык жактан гана тарбиялаbastan, жылкы менен эң жакын мамиледе, сырдаш болуп, татаал көнүгүүлөрдү

жасоодо бири бирине түшүнүүчүлүк менин иш алып барышат. Ат спорту менен карыган адамдардан мектепте окуй элек кенже балдар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай түрлөрү боюнча машигууларды өткөрүштөт.

Ат спорту ар түрдүү. Алардын ичи-нен төмөнкүлөрдү бөлүп айтсак болот:

- Ат спортунун классикалык түрү – Ат спортунун эл аралык федерациясы FEI эгидасы астында өткөрүлүүчү мелдештер;

- Күлүк чабуу спорту;
- Улуттук ат оюндары;
- «Пони-клубдар» балдар спорту.

Ат спортунун классикалык оюнуна беш түрү кирет:

күлүк чабуу, конкур, үч түрдүү мел-деш (олимпиалык оюндардын программа-сына кирет), драйвинг ( женил арабага че-гилгөн) жана вольтижировка (ат үстүндөгү акробат).



Кунан үйрөтүү


Ат спортунун эрежесине ылайык аттардын атальштары 18 тамгадан ашпоосу шарт, себеби аны жазуугу көп убакыт көтөт.

Ат спорту – дүйнөдөгү пайдалуу спорт болуп саналат. Дайым ат минип жүргөндө адамда төң салмактуулук сакталат, басуу- кыймыл системалары бекемделет, дем алуу органдарына таасир этет жана 1 саатта 240тан 700 чейин ккал жок кылат.

## УЛУТТУК АТ ОЮНДАРЫ

Ар бир улуттун менталитетине жана тарбиясына жарапша ат спорту бар. Улуттук оюндарды өткөрүүдө жылкы тукумунун айрым өзгөчөлүктөрү эске албаганда аттардын тигил же бул тукуму атайын тандалбайт.

**Жигитовка** – чабендес атты чаап баратып, ар кандай татаал кыймылдар менен өзүнүн шамдагайлыгын жана эрдигин көрсөтөт. Ат үстүндө ойноо Кавказ менен Орто Азия элдеринде кенири тараалган, алар байыркы мезгилде жоокерлерди согушка даярдоо менен түшүндүрүлөт. Азыркы мезгилде ат үстүндө оюн көрсөтүү кенири тараалып, каскадёрлор таң калыштуу трюктарды жасашууда.



Жигитовка

**Кабахи** – согуш искуствосунун элементтери чагылдырылган армяндардын улуттук оюну. Оюнчулар алдын ала макулдашылганы боюнча чабендестер атты чаап баратып жаа, тапанча атып, же дротиктер менен бутага тийгизүү шарты.

**Кокбору (Көкпар)** – Орто Азия менен Казакстандын улуттук оюну, буга 5–10 адам катышкан эки команда мелдешет. Улакты (салмагы 60кг жакын) кайсы тарап каршылашынын дарбазасына көп таштаса, ошол команда женет. Бул оюндин аянын туурасы 20–30 м, узундугу 300–400 м.



Оодарыш

**Оодарыш** Кыргызстан менен Казакстанда кенири тараалган оюн. Оюнчылардын спортчу катышат, кимиси колу менен тартып, каршылышинын аттан түшүрсө, ал жеңүүчү болуп саналат.



Кыз куумай

**Кыз куумай** Орто Азия менен Казакстанда кенири тараалган. 100–300 м келген аралыкта жигит кызды күп жетип, ат үстүндө чаап баратып өбөт. Эгерде жигит кызга жетпей калса, анда кайра артка кайтады.



Човган

канда кыз жигитти қууп, жеткен жеринен камчы менен жигитти сабайт.

**Тыйын эңмей** – кыргыздардын ат спортунун бир түрү, жигит атты чаап бараатып, жерде жаткан тыйынды эңип кетет.

**Эр сайыш** – кыргыз элинин байыркы ат оюндарынын бири. Бул оюнга эки адам катышып, колдорундагы бирдей узундуктагы жыгач укурук (найза) менен сайышып, ээрден түшүрөт.

**Тарчия** – грузиндердин улуттук оюну. Көрүүчүлөрдүн арасынан бир кыз чабендестин биригин каруусуна жоолук байлайт. Оюн аятынын каршылашындагы жигит ал жоолукту кайра кызга кайтаруу керек. Оюнга катышкандар жоолукту талашкан жигитке каршылык көрсөтөт.

**Цхен-бурти (топ оюну)** – полого, тенниске жана футболго окшогон грузиндердин ат оюну. Карама-карши тарабында дарбазалары бар аянтта ойнолот. 6 чабендестен бөлүнгөн эки команда (дарбазачы, 2 коргоочу жана 3 чабуулчу) башы ийилген узун таяк менен чакан резина тобун каршылаштарынын дарбазасына кийрүүгө аракеттегенет.

Айрым региондордо булардан бөлөк да улуттук ат оюндары сакталып кал-

ган. Мисалы, **жигит карно** (саюу учун колдонгон курал менен өнөрүн көрсөтүү), **папах-огону** (папахын тартып ал), **штидан шадвеба** (тоолуу жерден ат чабуу), **цсинди жирити** (чабендестердин дротиктер менен сайышы), **марула байга** (алыс аралыкка ат чабуу), **човган** – ат полосунун бир түрү жана башкалар.



Атчан пушбол оюну

**Атчан пушбол** – 6–8 чабендестерден турган эки команда каршылаштарынын дарбазасына диаметри 130–150 см топтуу киргизүү аракети.

Түштүк жана Түндүк Америкада **родео** оюну кенири тараалган, ковбойлордун (атчан малчылар) спорттук майрамда-рында өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүшөт: чалма ыргытуу, азоо атты үйрөтүү, буканы кармап алуу ж.б.



Родео. Мустангдагы чабендес

## КЫЗЫКТУУ ФАКТЫЛАР

- Интеллект боюнча айбандардын арасынан жылкы иттен өтүп, бешинчи орунда турат. Жылкылар адамдын жүрүш-турушун түшүнөт, кайсы убакта ээсине баштыйын билет.
- Эгерде аларга жылкынын сүрөтүн көргөзсө, алар аны жыттап, акырын окуранып көт. Жылкы бирин бири сүрөттөн көрсө да алардын өңү-түсүн ажыраты алышат.
- Жылкы өзүн өзү дарылайт. Жараат алган денесин жөн калтырабайт. Ар кандай нерселерге сөйкөнөт, эриндери, тиши, буттары же түяктары менен укалайт.
- Оор жумуштан кийин жылкыны бош көё бергенде ал жылдын кайсы мезгили болсо да 3–5 мүнөткө жерге ала салып оонайт. Оонап жатканда ал бүт денесине массаж жасап, бардык органдары менен булчуктарына кандын жүгүрүшүн калыбына келтирейт.
- Кан соргуч курт-кумурскалардан (чиркей, окура, соно) коргонуу үчүн алар каршы-терши туруп, куйруктары менен жанындагысынын башын, мойнун желпийт.
- Улуу жана коркунучтуу Калигула атын сенатка алып келип, талкуу учурунда аты менен кенешчүй э肯. Ал бардык көнешчилерине караганда атын ақылдуу деп эсептеген.
- Улуу кол башчы Искендер Зулкарнайн өзүнүн Буцефал деген атын эң жакын досу катары санап, аны кудайындей көрүүчүй э肯. Согушта аты өлгөн жерге шаар куруп, ал шаарды атынын ысмына Буцефал деп атаган.
- Арвайхээр деген айгырга коюлган эстеликти монголдордун Арвайхээр деген чакан шаарында жашоочулар өтө баркташат. Шаардын аталышы эстеликке эмес, эстеликтигө Арвайхээр деген жылкынын аталышы шаарга берилген. Арвайхээр деген айгыр 20 жыл бою ат чабыштарда байгени эч кимге берген эмес.
- Дүйнөдөгү 20дан ашуун улуттагы эл жылкыны касиеттүү жаныбар деп эсептейт. Ал элдердин көбү Жакынкы Чыгышта жана Түндүк Африкада жашайт.
- Соөктөрүнүн бекемдиги боюнча жылкы гранит ташы менен салыштырылат. Окумуштуулардын пикири боюнча алардын сөөгү гранит ташынан эки эсек бекем, ал эми чоюлмалуулугу жез менен чоюндан артта калбайт.
- Жылкынын туягы мүйүздүн жөнкөй эле уютмасы эмес, эң маанилүү «орган» да болуп эсептелет. Ал түзүлүшү боюнча өтө татаал көрүнүш. Анұстунө ал жылкынын аяктарынын иштешин жөнгө салып турган да нерсе. Жылкынын салмагы түякка таасир эткенде, кандын керектүү өлчөмү буттарындагы кан тамырлары аркылуу жүгүрө баштайт.
- Жылкы мойнун созуп, үстүнкү эрдин көтөрүп, күлүп аткандай түр жасаганын көрдүнөр беле? Андайды көргөндүн бардыгынын күлкүсү келет. Бирок бул көрүнүш жылкынын күлкүсү менен такыр байланышы жок, ал кандайдыр бир жытты исек жаткан болот.
- Жылкынын орточо жашы – 30 жылга жакын. Бирок тарыхтан 60 жыл жашаган жылкы болгону дайын. Ал ат Англияды жашап, жүк ташууга пайдаланылган.

250c